

Кырг.

2020-31

У
С

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК ИЛИМДЕР АКАДЕМИЯСЫНЫН
Дж. АЛЬШАЕВ атын. ЭКОНОМИКА ИНСТИТУТУ
КЫРГЫЗСТАНДЫН ЭЛ АРАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТИ

Диссертациялык кеңеш №08.18.572

Кол жазма укугунда
УДК: 330.34.014.2

Джаманкулов Болот Сапарович

**КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨНӨР ЖАЙ САЯСАТЫ:
ТАРЫХЫЙ-ЭКОНОМИКАЛЫҚ АНАЛИЗ**

08.00.01 – экономикалық теория

экономика илимдеринин доктору илимий даражасын изденип алууга
диссертациянын

Авторефераты

Бишкек – 2019

Иш Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын акад. Дж.Алышбасов атындагы Экономика институтунун, «Өнүгүп жаткан экономиканын теориялык негиздері» белүмүндө аткарылды

Илимий кеңешчиши:

Койчусев Туарар Койчусевич

экономика илимдеринин доктору, профессор, КРдин УИАнын академиги, КРдин УИАнын Дж. Алышбасов атын. Экономика институтунун «Дисциплиналар аралык теория-методологиялык изилдөөлөр» белүмүнүн башчысы

Каюмов Нуридин Каюмович

экономика илимдеринин доктору, профессор, ТРдин ИАнын академиги, ТРдин ИАнын Экономика жана демография институтунун «Экономиканын реалдуу сектору» белүмүнүн башчысы

Расулов Алишер Файзиевич

экономика илимдеринин доктору, профессор, Ташкент мамлекеттик экономикалык университетинин «Экономикалык теория» кафедрасынын профессору

Бровко Наталья Анатольевна

экономика илимдеринин доктору, профессор, РФнын биринчи президенти Б.Н. Ельцин атын. Кыргыз-Орус Славян университетинин «Экономикалык теория» кафедрасынын башчысы.

Расмий оппоненттери:

Каюмов Нуридин Каюмович

экономика илимдеринин доктору, профессор, ТРдин ИАнын академиги, ТРдин ИАнын Экономика жана демография институтунун «Экономиканын реалдуу сектору» белүмүнүн башчысы

Расулов Алишер Файзиевич

экономика илимдеринин доктору, профессор, Ташкент мамлекеттик экономикалык университетинин «Экономикалык теория» кафедрасынын профессору

Бровко Наталья Анатольевна

экономика илимдеринин доктору, профессор, РФнын биринчи президенти Б.Н. Ельцин атын. Кыргыз-Орус Славян университетинин «Экономикалык теория» кафедрасынын башчысы.

Жетекточчу уюм:


Казах Республикасынын Билим берүү министрлигинин Илим комитетинин Экономика институту, «Ааламдашуу жана экономикалык саясат» белүмү, дареги: 050010, Казах Республикасы, Алматы ш., Курмангазы кеч. 29.

Диссертациялык иш, 2019-жылдын 26-декабрында saat 14.00до КРдин УИАнын акад. Дж. Алышбасов атын. Экономика институтуда доктордук(кандидаттык) диссертацияларды коргоо боюнча Д.08.18.572 диссертациялык кеңештишин отурумунда корголот. Дареги: Бишкек ш., Чүй проспектиси 265 а.

Диссертация менен КРдин УИАнын акад. Дж. Алышбасов атын. Экономика институтунун (дареги: Бишкек ш., Чүй проспектиси 265 а.) жана Кыргызстандын Эл аралык университетинин (дареги: Бишкек ш., Чүй проспектиси 255) китепканаларынан жана ошондой эле диссертациялык кеңештишин сайтынан: <http://inec.kg/dissovet/> танышууга болот.

Автореферат 2019-ж. 26-ноябрьында жөнөтүлдү

Диссертациялык кеңештишин
окумуштуу катчысы
экономика илимдеринин кандидаты



Оторчисва А.Ж.

ИЗИЛДӨӨНҮН ЖАЛПЫ МУНӨЗДӨМӨСҮ

Изилдөө темасынын актуалдуулугу. Өнер жай саясаты өзүнүн пайда болгон учурдан баштап эле бүгүнкү күнгө чейин улуттук экономиканын атаандашуу жөндөмдүүлүгүн жогорулатуунун негизги куралы болуп келет. Мына ошондуктан өнер жай саясатынын маселелерине карата кызыгуу, өнүккөн жана өнүгүп жаткан елкөлөр тарабынан түрүктүү болуп келиши бекеринен змес. Командалык экономиканын өнер жай саясаты, коомдук түзүлүштүн фундаметалдуу негиздеринен логикалык жаралып, кыска мөнөт аралыгында СССРде индустриализацияны жүргүзүүтө мүмкүн кылган. Бирок, ушундай болсо да ал саясатта улуттук кызычылыктардын эске алынбашы, улуттар аралык мамилени каатчылыка учуратып, СССРдин тарап кетишине себеп болгон. Социалистик өнер жай саясатынын артыкчылыктары Кыргызстан жаңы коомдук түзүлүшкө өтүп, эгемдүүлүкө ээ болгон учурда кемчиликтерге айланган жана мыйзам ченемдүү корунүш катары өлкө деиндустриализацияланып, трансформациялык төмөндөө болду. Ага карата өкмөт тарабынан кабыл алынган иш-чаралар социалистик менталитеттин рудименттери менен аныкталып, кырдаалды андан ары күрчүткан.

Бүгүнкү күнде экономикасы трансформацияланган елкөлөрдө өнер жай саясатына байланыштуу көйгөйлер өтө курч мүнөзгө ээ. Жалпыбызга маалым болгондой контент, башкы максаттар жана экономикалык өсүштүн драйверлери тарыхый шарттар менен бирге өзгерет. Азыркы учурда Кыргызстандын экономикасынын ички жана сырткы шарттарын ачык-айкын чагылдырган өнер жай саясатын түзүү көйгөйү барган сайын актуалдуу болуда. Өнөр жай саясаты, жалгыз гана экономикалык өсүштүү төздөтүү көз карашы менен гана карапастан ошондой эле инклизывтүү, түрүктүүлүк жана улуттук кызычылыктардын корголушу принциптерине таянышы шарт.

Өнөр жай саясаты жана аны ишке ашыруу механизмине байланыштуу көйгөйлердүү иштеп чыгуу, экономикалык саясатты өркүндетүү, республиканын өтө актуалдуу маселелерин чечүү жолдорун изилдөө менен тыгыз байланышта. Бул маселелер, А.Н. Аюповдун, Н.А.Бровконун, Т.С.Дыйканбаеванын, Т.К.Койчевдин, М.Т.Койчеванын, Ы.К.Омуркановдун, А.О.Орзубаеванын, С.А. Турсунованын жана башкалардын эмгектеринде изилденген. Өткөөл мезгилдин экономикалык саясатынын көйгөйлөрүнө жана ошондой эле Кыргызстандын өнер жай саясатынын маселелерине Р.Абазовдун, Т.Ш. Абыровдун, Р.Антчактын, Р.Ш.Базарбаеванын, М.Домбровскийдин, К.Кләцдүн жана башка окумуштуулардын эмгектери арналган.

Транзит мезгилдинин көйгөйлөрүнө, социалистик өлкөлөрдүн трансформациялык төмөндөшүнө О.Т.Богомоловдун, О.Гаврилишинанын, Е. Т.Гайдардын, В.Маунун, Н.К.Каюмовдун, Я.Корнанин, А.Нечаевдин, В. М.Полтеровичдин, А.Ф.Расуловдин, Е.Ф.Сабуровдун, И. В.Стародубровскаянын, Е.Г. Ясиндин жана башка көптөгөн изилдөөчүлөрдүн эмгектери арналган. Ошондой эле дагы өнөр жай саясатынын анализине КМШ эмгектери арналган. Ошондой эле дагы өнөр жай саясатынын анализине КМШ эмгектерүүн экономикалык адабияттарында да көп көңүл бөлүнгөн, өзгөчө

Россия Федерациисына карата экономикалык санкцияларга байланыштуу. Мында В.Л.Иноземцеванын, Р.С.Гринбергдин, С.Ю.Глазьевдин, Дж.Абдурасолованын, В.Б.Безруковдун, Е. Н.Ведутанын, А.Илларионовдун жана башкалардын эмгектерин белгилеп кетсе болот. Мындан тышкary өнүгүп жаткан өлкөлөрдүн өнөр жай саясатынын ар кандай натыйжалары чет ээдик изилдеочулөрдүн бул койгөйгө карата кызыгууларын арттырып келет. Атап айтсак өнөр жай саясаты тарыхынын маселелери М.Блаугдун, Дж.Робинсондун, Т. Алтенбургдун эмгектеринде изилденген. Өнүгүп жаткан өлкөлөрдүн стратегиясынын өзгөчөлүктөрүнө М.П.Тодаронун, А.Сенанын эмгектери арналган. Өнөр жай саясатынын ар кандай натыйжаларынын себептери Д.Нортанын, Д. Н.Портердин, Э.Райнерттин, Э.Амсдендин, Х.Ж.Чэнгдин, Д.Ю.Стigliцианын, М.Е. Вейданын жана башкалардын эмгектеринде иликтенген. Ушундай болсо да өнөр жай саясатынын теориясына байланыштуу көптөгөн маселелер ачык бойдон калууда. Маселен, денидустриализациянын себептери, эгемендүү Кыргызстандын өнөр жай саясатынын натыйжалары жана учурдагы өнөр жай саясатынын конкреттүү багыттары жөнүндө маселе талаш-тартышка ээ болуп келет. Ушуга байланыштуу төздөтлигөн экономикалык өнүгүү таланттарына жооп берген өнөр жай саясатын ишке ашыруу механизмин өркүндөтүү керектигинин актуалдуулугу менен республиканын экономикасын атандашууга жөндөмдүү кылуу үчүн практикалык мааниси диссертациянын темасын, максактын жана маселелерин тандап алууга түрткү берди.

Диссертациянын темасынын приоритеттүү илимий багыттар, илимий программалар, негизги илимий-изилдөө иштер менен болгон байланышы.

Диссертациялык иш Улуттук илимдер академиясынын Дж. Алышбаев атындагы Экономика институтунун 2016-2020-ж.ж. карата «Кыргызстандын экономикасы: SWOT- анализ жана өнүгүү максаттары» аттуу илимий изилдөө темасына байланыштырылып аткарылды.

Изилдөө максаты жана маселелери

Изилдөө максаты Кыргызстандын өнөр жай саясатынын тарыхый-экономикалык анализи болду.

Коюлган максат төмөнкү маселелерди чечүүнү талап кылды:

1. Эффективтүү өнөр жай саясатынын негизги принциптерин системага келитируү;
2. СССРде 1980-ж.ж. акырында командалык экономиканын өнөр жай саясатынын улуттар аралык кырдаалдын пайда болушуна тийгизген таасирин изилдөө;
3. Жүргүзүлгөн өнөр жай саясатынын Кыргызстандын экономикалык жана улуттук өнүгүү дивергенциясына тийгизген таасирин изилдөө;
4. Трансформациялык темендөө мезгилиндеги өнөр жай саясатына анализ жүргүзүү;

5. Совет мезгили учурунда PESAC программасынын чегинде ири ишканаларды реструктуризациялоо боюнча Агенттик кылган иштин керектигин, негизги иш-чараларын жана натыйжаларын карат чыгуу;

6. Ири өнөр жай ишканалары секторунда реформа жүргүзүү боюнча кийинки кадамдарды иликтөө;

7. Социалистик менталитеттин азыркы өнөр жай саясатына тийгизген таасири катары коомдук мамилелер аспектисин карат чыгуу;

8. Кыргызстандын өнөр жайын өнүктүрүүнүн стратегиялык принциптерин негиздөө.

Изилдөө предмети Кыргызстанда Советтер союзу жана трансформация мезгилеринде жүргүзүлгөн өнөр жай саясатынын карама-каршылыктары.

Изилдөө обектиси өнөр жай саясатынын теориясы.

Алынган натыйжалардын илимий жаңылыгы:

1. Автор, изилденген тармактын жана жалпысынан улуттук экономиканын атандашууга жөндөмдүүлүгүнүн өзгөрүү критерияларынын негизинде натыйжалуу өнөр жай саясатынын принциптерин системага келтирген;

2. Тоталитаризм шартында улуттар аралык мамилелердин курчушуна өнөр жай саясатынын тийгизген таасири аныкталган;

3. Система түрүндө изилдөө жолу аркылуу тоталитаризм шартында Кыргызстандын экономикалык жана улуттук өнүгүү дивергенциясына өнөр жай саясатынын тийгизген түз тасири изилденген;

4. Тарыхый жана салыштыруу жолдору аркылуу трансформациялык темендөө мезгилиндеги өнөр жай саясаты иликтенген;

5. Өкмөттүн жана эл аралык уюмдардын документтерин, финанс-экономикалык көрсөткүчтерүн изилдөөнүн негизинде Агенттиктин Советтер союзу мезгили учурундагы PESAC программасынын чегинде ири ишканаларды реструктуризациялоо боюнча иш тажрыйбасы изилденген;

6. Ишканалардын өз ара карыздары, тармактагы банкрот-ишканаларды сактап калуу, чыгашалуу ишканаларга мамлекет тарабынан колдоо көрсөтүүнү уланттуу жөнүндө маалыматтардын негизинде өнөр жай или ишканаларынын секторунда жүргүзүлгөн реформанын натыйжалары син көзкараш менен каралган;

7. Бир катар анча натыйжалуу эмес долбоорлорго, мамлекеттик каражаттардын рационалдуу колдонулбашына алып келген социалистик менталитеттинrudименттери (мамлекеттик ишкердик, банкрот кылуу процедурасын колдонууну каалабоо, жеке бизнеске ишенбөө) тийгизген таасири көрсөтүлгөн;

8. Кыргызстандын стратегиялык өнөр жай саясатын өнүктүрүү принциптери (инклузивтүүлүк, труктуулук, улуттук кызычылыштарга багыттануу, эгемендүүлүтү бекемдөө) системага келтирилген.

Алынган жыйынтыктарынын практикалык мааниси

Диссертациялык иштин жыйынтыктары жана сунуштары И.Арабаев атын, КМУнун Экономика жана менеджмент институтундагы «Экономика»

жана «Менеджмент» бағытында «Экономика жана ишкананы башкаруу» магистрилук программасы боюнча окулуучук «Экономика илиминин тарыхы жана методологиясы», «Каатчылыка карши менеджмент», «Ишкердик», «Улуттук экономика» сыйктуу дисциплиналарды окуу процессине киргизилген.

Коргоп чыгууга алынып чыккан диссертациянын негизги жоболору:

1. Эффективтүү өнөр жай саясаты, диссертацияда системага келтирилген белгилүү бир принциптерге таяныши керек.

2. 1980-ж.ж. ақырындагы улуттар аралык каатчылыка жана СССРдин тарап кетишине тоталитаризм жана ошол учурда жүргүзүлгөн өнөр жай саясаты себеп болгон.

3. Тоталитаризм өнөр жай саясатынын шартында экономикалык жана улуттук өнүгүүн дивергенциясы обективтүү болду.

4. Өкмөттүн трансформациялык төмөндөөдөн чыгуу боюнча баштапкы иш-чаралары, ишканалардын, банктардын жана жалпысынан өлкөнүн макроэкономикалык абалынын начарлап кетишине түрткү берген.

5. Жалпысынан ишканаларды реструктузациялоо боюнча Агенттиктин иш натыйжалары Кыргызстандын экономикасына, өзгөчө банкрот кылуу механизмин киргизүүгө жана ишканаларды пассивдүү реструктузациялоого он тасир эткен.

6. Кыргызстанда Советтер соозу учурундагы ири ишканалардын реформасы аягына чыгарылган эмес.

7. Социалистик менталитеттинrudimentтерин, экономикалык жана өнөр жай саясатынын көптөгөн чечимдеринен көрүүгө болот.

8. Өнөр жай саясаты инклузивтүү болуп, түрүктуу осушкө, өлкөнүн улуттук кызыкчылыктарын ишке ашырууга багытталышы керек..

Изденүүчүнүн жеке салымы.

Иштин «Илимий жанылыгы» деген жеринде көрсөтүлүп, коргоп чыгууга алынып чыгарылган негизги жоболор автордун өзү менен жасалган.

Диссертациянын жыйынтыктарынын аprobациясы.

Диссертациянын негизги жоболору менен корутундулары боюнча көптөгөн эл аралык жана республикалык конференцияларда билдириүүлөр жасалган, анын ичинде: «Өнүгүп жаткан өлкөлөрдөгү макроэкономикалык түрүктештуруу көйгөйү» (Бишкек, 2015-ж.), «Изилдөөчүлөр менен эксперттердин диалогу – ЕАЭБ өлкөлөрүн интеграциялап өнүктүрүү мүмкүнчүлүктөрү» (Бишкек, 2017-ж.), «Ааламдашуу жана санариптештириүү: КМШнын социалдык-экономикалык мейкиндигингеги келечектер жана жаңы чакрыктар» (Бишкек, 2018-ж.), «Ааламдашуу шартында Борбордук Азия өлкөлөрүн экономикалык өнүктүрүү траекториясы» (Бишкек, 2018-ж.).

Диссертациянын жыйынтыктарынын басылып жарыкка чыгарылышы

Изилдоонүн ото маанилүү жоболору автордун 19 эмгегинде басылып жарыкка чыкты, анын ичинде 3 өзүнүн монографиясында жана 1 башка автор менен биргеликтөр. Макалалардын ичинде 7 КРден тышкыре рецензияланган журналларда жана 8 КРдин ЖАК менен сунушталып, Кыргызстанда

чыгарылган журналдарда. Басылып чыгарылган эмгектеринин жалпы колемү 40,7 басма табакты түзүп, анын ичинде 32,3 автор өзү басып чыгарды.

Диссертациянын колемү жана структурасы.

Диссертация кириштен, 5 белүмдөн жана корутундулар менен сунуштардан туралуу, 310 бетти камтыйт. Диссертацияны текстинде 24 таблица, 12 сурот бар. Диссертацияны жазуу учурунда колдонулган 228 булактын тизмеси аягында көрсөтүлгөн жана аларга шилтеме жасалган.

ИШТИН НЕГИЗГИ МАЗМУНУ

Биринчи бөлүм: «Өнөр жай саясатынын теориясы жана практикасынын генезиси».

Адабияттардын обзору. Кандайдыр бир көрүнүштүн маңызын, ал кайдан жана эмис үчүн келип чыккандыгын түшүнүү үчүн анын тарыхын түп-тамырынан изилдеп, өнүгүүсүн карап чыгуу керек. Тарыхый принциби бул көрүнүштүн себептерин жана аны менен бирге маанисин жана тағдырын түшүнүүгө жардам берет [138, 142-б]. Социализм теориясында улуттук кызыкчылыктар, иноэтникалык чөйрө, социалдык структураларын езгерүшү ж.б. сыйктуу экономикалык жана экономикалык эмес факторлордун түз жана тескери байланышы караган эмес. Жүргүзүлгөн өнөр жай саясатынын генезиси менен биргеликтөрдөн аткарылган. Мындай учурда экономикалык процесстер менен түрүнде изилдеп алса болот. Мындай учурда экономикалык процесстер менен институттардын экономикалык анализи өнөр жай саясатынын натыйжалары, улуттук, социалдык, саясий жана башка факторлор менен биргеликтөрдөн жүрөт. Улуттук фактордун экономикалык мамилелердин түзүлүшүнө тийгизген таасири отө чоң. Анын эске алынбаши, коомдук процесстердин жүрүшүнө түздөн-түз таасир этүүчү факторлордун арасынан алдын ала чыгарып салууга барабар жана мындай учурда биздин иш-аракетибиздин социалдык-экономикалык натыйжаларынна баа берүү мүмкүн болбой калат.

Радикалдуу протекционистик саясат бүткүл коомдук мамилелердин белгилүү бир түзүлүшүн божомолдоштурат. Анткени ал коомдук байлыкты экономиканын башка тармактарында иштегендердин кызыкчылыктары зебинен адамдардын белгилүү бир тобунун кызыкчылыгына кайра белүштүрүү дегенге барабар. Мындай өнөр жай саясатынын негизги белгилери: мамлекеттин экономикага активтүү кийлигишүүсү, жабык экономика. Ал мамлекеттик менчикке, директива түрүнде башкарууга, сырткы соода иш-аракетине жана валюта операцияларына карата мамлекеттик монополияга, эркин атаандаштыктан корголгон ири монополист ишканаларга негизделет. Ушундай өнөр жай саясатынын ачык айкын формасынын мисалы катары откөн кылымдын отузичу жылдарынан баштап, ССРДе жүргүзүлгөн индустриалдаштыруу саясатын айтса болот. Мамлекеттик менчиктин монополиясы шартында борборлоштуруу зебинен экономиканын ар кайсы тармактарында ондүрүлгөн ресурстар оор өнөр жай чөйрөсүнө жөнөтүлүүчү.

Эгерде 1928-ж. өнөр жай өндүрүшүнүң көлөмүндо «А» тобунун мүнөздүү салмагы 39,5%ды «Б» тобунуку - 60,5 %ды түзгөн болсо, 1940-ж. ССРДе «А» тобунун үлүшү 61 %га чейин өсүп, керектөө предметтерини 39%га азайган. [20, 109-б]. Кийинчээрек импортту толуктоо саясатын Аргентина, Индия, Бразилия, Мексика ж.б. сыйктуу бир катар ири өнүгүп жаткан өлкөлөр колоднушкан. Борбордук Азияны заманбап тарыхында импортту толуктоо саясатынын классикалык мисалы Өзбекстандын өнөр жай саясаты боло алат.

Өнөр жай саясатынын көптөгөн дефинициялары бар, алардын алардын ар бириnde өлкөнүн экономикасын башкаруудагы көп кырдуу процесстин өзүнчө тараптарына коңулун бурулат. «Өнөр жай саясаты» түшүнүгүнүн аныктамасы максаттары, обектиси рынок мамилелерине карата мамлекеттин таасир этүү мүмкүнчүлүгүн түшүнүү менен айырмаланат. 1.1-таблицасынан өнөр жай саясатынын аныктамасынын адабияттардагы диапазону өтө эле кенири экендигин көрүүгө болот.

1.1-таблицасы **Өнөр жай саясатын аныктоо жолдору**

Классификациясы	Өнөр жай саясатынын аныктамасы
<i>Тике мүнөзү. Обектиси катары өнөр жай өндүрүшү гана бolo алат</i>	«Кайсы бир өлкө менен жүргүзүлүүчү өнөр жай саясатын экономиканын өнөр жай секторун өнүктүрүп, өстүрүүнү стимулдаштыруу боюнча өкмөттүн система түрүндөгү иш-чаралары деп түшүнүштөт» [166].
<i>Тике мүнөзү. Обектиси катары өнөр жай өндүрүшү гана бolo алат</i>	<p>«...өнөр жай жана ошондой эле экономиканын башка чөйрөлөрү сыйктуу өзүнчө тармактар менен секторлорду өнүктүрүү үчүн артыкчылык шарттарын түзүп берүүгө багытталган мамлекеттин калыптаандыруучу иш-чараларынын жыйындысы. Өнөр жай саясаты, бүткүл өнөр жайдын өнүгүшүн тен шаттар менен камсыз кылууга эмес, башка тармактардын эсебинен өзүнчө бир чөйрөлөргө преференциалдык шартарды түзүп берүү үчүн жүргүзүлөт.» [127].</p> <p>«Өнөр жай саясаты ... конкреттүү секторлордо көйгөйлөр менен багытталган же мотивацияланган мамлекеттик саясатты түшүндүрөт.» [226].</p> <p>«Өнөр жай саясатчылары бул кызматын көрсөтүп тейлөөчү же кайра иштетүүчү тармактарга кандай да болсо таасир этүүчү саясатчылар» [184].</p> <p>«Биз, өнөр жай саясатын өкмөттүн конкреттүү өндүрүшкө же фирмага тандап, кийлигүүшүсү катары аныктайбыз.» [188].</p> <p>Бул мамлекеттин пикири боюнча жалпысынан экономика үчүн натыйжалуу болгон жыйынтыктарга жетишүү үчүн алардын компоненттери катары конкреттүү тармактар менен фирмаларга багытталган саясат». [173].</p>

Кеңири көз карашта, Горизонталдуу мүнөз. Обектиси – өнөр жай	Өнөр жай саясаты экономиканын өзүнчө белүгү катары өнөр жайга таасир этүүчү мамлекеттик кийлигишүүнүн ар кандай формасы» [182]. «... өндүрүштүн же өнөр жайдынбы ичинде жайгашкандыгына карабастан жалпысынан өтө динамикалык иш-аркеттердин пайдаласына жүргүзүлгөн реструктуризациялоо саясаты» [213]. Өнөр жай саясаты «өнөр жай үчүн ресурстардын белүштүрүлүшүнө таасир этүүчү ар кандай саясат катары аныкталышы мүмкүн жана ушул маанисинде макроэкономикалык саясатты ... жана аны менен бирге макроэкономикалык саясаттын традициялык тармактарын камтыйт» [218].
Кеңири көз карашта, Горизонталдуу мүнөз. Обектиси – экономиканын структурасы	«структуралык өзгөрүүлөрдү болтурбоого же тескерисинче анын болушуна көмөк көрсөтүүгө багытталган өкмөттүн ар кандай чарапаларын же чарапалардын тобун» [207]. «Өнөр жай саясаты – бул келечектеги экономикалык өсүш үчүн өкмөт маанилүү деп эсептеген белгилүү бир секторлордо ресурстардын көтөрүлүшүн өкмөттүн колдоо көрсөтүү аракети» [197].
Кеңири көз карашта, Горизонталдуу мүнөз. Обектиси – экономиканын субектилери	«Өнөр жай саясаты деп техникалык жана технологиялык жактан жанылып, атандашууга жөндөмдүү, натыйжалуу улуттук өнөр жайды түзүү үчүн мамлекеттин ишкердике ынгайлуу шарттарды түзүп берүүгө багытталган чарапалардын комплекси түшүнүлөт» [125]. «Өнөр жай саясаты – бул чарбалык кылган субектилердин (ишканалардын, корпорациялардын, ишкерлердин ж.б.) иш-аракетине таасир этүү үчүн институт катары мамлекеттин иш-аракетинин жыйындысы» [133].
Кеңири көз карашта, Горизонталдуу мүнөз. Обектиси – жалпысынан экономика	«Өнөр жай саясаты бүткүл экономиканын жана андагы өзүнчө тармактардын өндүрүүмдүлүгү менен атаандашууга жөндөмдүүлүгүн жогорулатууга багытталган өкмөттүн демилгеси түшүнүлөт» [194]. «Өнөр жай саясаты кааланган максатка жетишүү үчүн өлкөнүн иш-аракетинин натыйжаларына таасир этүүгө багытталган өкмөт тарабынан кабыл алынуучу чарапалардын катарына кирет» [205]. «... атаандашууга жөндөмдүүлүктүү жогорулатуу жана өсүштү жакшыртуу үчүн пайдалуулардын бардыгы» [153].

Жогоруда көрсүтөлгөн өнер жай саясаты аныктамаларынын бардыгында улуттук кызычылыктарды коргоо жана эгемендүүлүктүү бекемдөө жөнүндө эч нерсе айтылбагандыгын көрүүгө болот. Ошол эле учурда өнер жай саясатынын нукура мааниси, так ушул ата мекендик экономиканы жана улуттук кызычылыктарды коргоого байланыштуу. Буга чейин эле Фридрих Лист өнөр жай саясатын ата мекендик өндүрүштүн атаандашууга жөндөмдүүлүгүн бекемдөө жана улуттук кызычылыктарды ишке ашыруу каражаты катары карап келген. Биз өнөр жай саясатын, улуттук экономиканын атаандашууга жөндөмдүүлүгүн жана коомдун жашоо жыргалчылыгын жогорулаттуу максатында экономиканын ишкердик чайрөсүнө же структурасына таасир этүүчүү секторлор менен технологияларга карата малекеттik саясат чараларынын комплексин түшүнөбүз. Дүйнөлүк тажрыйба өзүнчө секторлорду же жалпысынан өнөр жайды өнүктүрүүде колдонулган ар түрдүү мамлекеттik программалардын эффективтүүлүгү ар кандай болгонун көрсөтөт. [157,212, 201]. Анда ошондой эле эффективтүү эмес өнөр жай саясатынын себептери да ишке ашырылуучу саясаттын туура эмес теориясы, калктын социалдык, конфессионалдык же этникалык курамы ж.б. сыйктуу көптөгөн факторлор аталган [113, 154, 227, 188]. Биз, эффективтүү өнөр жай саясатынын негизги принциптерин системага келтируүгө аракет жасадык (1.2-таблицасы). Ошону менен бирге биздин көз карашбыз боюнча эффективтүү же ийгилиттүү өнөр жай саясатынын жана жалпысынан экономикалык саясаттын негизги факторлору - бул өлкөнүн жогорку жетекчилигинин саясий эркүүлүгү, натыйжалуу мамлекеттik менеджмент жана коррупциянын тоөмен болушу башкаруучу элитанын жана коомдун өнүгүү максаттары, кызычылыктары менен дал келиши деп эсептейбиз[58, 188, 210].

1.2-таблицасы –Рационалдуу жана эффективтүү эмес өнөр жай саясатынын салыштырмасы

Параметри	Эффективтүү эмес өнөр жай саясаты	Рационалдуу өнөр жай саясаты
Максат	Иштеп жаткан тармактарды жана өлкөнүн экономикасынын түзүлгөн структурасын сактап калуу	Ата мекендик фирмалардын жана тармактардын атаандашууга жөндөмдүүлүгүн күчтүү
Рынок	Ички көп учурда кууш рынокто иштеген өндүрүшкө колдоо көрсөтүү	Сырткы рынокто иштеген фирмаларга колдоо көрсөтүү
Атаандаштык	Ички атаандаштыкты басуу	Атаандаштыкка, анын ичинде чет элдик товарлар менен болгон атаандаштыкка колдоо көрсөтүү

Колдоо көрсөтүү обектиси	Салттуу тармактарга колдоо көрсөтүү	Инновациялык продукцияларды өндүрүп чыгаруучу жаны тармактарга колдоо көрсөтүү
Колдоо көрсөтүү обектиси	Саттуу рынокторунан айрылган, атаандашууга жөндөмсүз өндүрүшкө колдоо көрсөтүү	Сырткы рынокто атаандашууга жөндөмдүү фирмаларга колдоо көрсөтүү
Ишкана же тармак?	Тармактын өзүнчө ишканаларын тандап колдоо көрсөтүү	Женилдик тармактын баардык ишканаларына берилет
Инвестициялык кызыктуулугу	Жеке инвесторлор үчүн кызыктуу болгон тармактарга колдоо көрсөтүү	Инвестөрлөр үчүн кызыктуу болгон тармактарды менчиктештируү
Убактылуу чектөө киргизүү, мониторинг	Убактылуу чектөө киргизүү, колдоо көрсөтүү же колдоо көрсөтүүнү токтоотунун так шарттары жок протекция	Колдоо көрсөтүү же көрсөтпеөнүн улантуу үчүн так шарттар жана убактылуу чектөөлөр
Ички рыноктун конюнктурасынын мониторинги	Протекциянын негизинде ички рыноктогу баалардын регионалдык рыноктун бааларынан маанилүү дөнгээлде айырмаланышы	Баалардын ашыкча бурмаланышын болтурбоо үчүн кийлигишүү
Чет элдик инвестициялар	Чет элдик инвестициялардын келишине тоскоолдук кылуу, чет элдик түз инвестицияларды тартуу стратегиясынын жоктугу	Чет элдик ири долбоорлорду башкарууга эркин экономикалык аймактарды, кластерлерди тартуу
Банкрот кылуу	Чыгашалуу ишканаларды банкрот кылуу механизминин жоктугу, чыгашалуу мамлекеттik ишканаларды сактап калуу.	Ишканаларды реструктуризациялоо, менчиктештрүү, банкрот кылуу процедурасын активтүү колдонуу, натыйжалуу сот системасы
Банк сектору	Карызга алынуучу каражаттардын кымбаттыгы жана жетишсиздиги, банк инфраструктурасынын өнүкпөндүгү	Мамлекеттik өнүктүрүү банктары, ири инвестициялык фонлор, өнүктүрүү боюнча Агенттиклөр, экспортту колдонуунун экспорт-насия жолдору
Чакан жана орто	Ири инвестициялык	Чакан жана орто бизнести

бизнес	долбоорлорго багыттануу	өнүктүрүү программалары
Билим берүү	Өнөр жайды стратегиялык өнүктүрүү маселелери менен макулдашылбаган. Билимдүү кадрларга карата суроо - талаптын жоктугу. Квалификациялуу кадрлардын эммиграциясы	Ойлонуштуруп уюштурулган билим берүү системасына ири инвестициялар. Өнөр жай саясаты адистерге карата суроо-талапты түзөт. Жаңы тармактар үчүн кууш адистештрилген кадрларды даярдоо
Ички суроо-талап	Кирешелердин бир калыпта болұштырулбөшү ички рыноктун көлөмүн чектейт	Кирешелердин бир калыпта болұштырулушу. кирешелерди өстүруп, өнөр жай товарларынын ички рыногун көнөйтүү
Өнөр жай саясаты	Ыраатсыз так түзүлбөгөн өнөр жай саясаты	Туура жана так ойлонуштурулбаган макроэкономикалык саясат, натыйжалуу рынок чойросу
Саясаттын максаттарына жетишүү критериялары	Саясаттын натыйжаларына баа берүү үчүн так натыйжалуулук критерияларынын жоктугу	Өнөр жай саясатынын максаттарына жетишүүнүн так критериялары
Мамлекеттин башкаруу дегээли	Непотизм, мамлекеттик кызметкерлердин демилгесиздиги	Меритократия, натыйжалуу жана компетенттүү мамлекеттик башкаруу
Коррупция дегээли	Коррупция дегиээлинин жогорку болушу. Капиталды, жумуш орундарын жана артыкчылыктарды болұштыруү учурундагы фаворитизм.	Саясий институттардын, институционалдык чөйрөнүн абалына карата коррупция дегиээлинин төмөн болушу
Жогорку жетекчиликтин эркүүлүгү, элитанын кызыгуусу	Саясий күчтөрүнүн балансы өлкөнүн реалдуу индустриализациясына жетишүүгө мүмкүнчүлүк бербейт. Саясат башкарған элитанын же чон социалдык топтун кызыкчылыктарына дал келбейт.	Саясатты ишке ашырууда өлкөнүн жогорку жетекчилигинин саясий эркүүлүгү, тырышчактыгы, бюрократиянын жана элитанын саясаттын максаттары менен методдоруна тартылышы.

Экинчи болүм: «СССРдин өнер жай саясаты жана анын Кыргызстанга тийгизген таасири». Изилдөө методдору жана материалдары. Изилдөөнүн теория-методологиялык негизин өнөр жай саясатынын маслелелери бөюнча четзэлдик жана атамекендик экономисттердин эмгектери түздү. Изилдөө методологиясы тарых жана эволюция принциптерине негизделет. Тарых, изилдөөнүн методологиялык принципи катары изилденүүчү көрүнүштү жана изилдөө процессин конкреттүү-тарыхый шартта карал, ал көрүнүш мурда кандай болгонуна, өнүгүү жолунда кайсы негизги этаптарды басып еткенүнө жана азыр кандай болуп калгандыгына, келечекте кандай болоруна көнүл бурууну талап кылат. Эволюция принципи, экономикалык процесстердин эволюциялык натыйжалары алдын ала белгисиз болорун жана ал сырткы чөйрө менен биргелешип иштөөсүнүн натыйжасы экендигин ушундан улам аны рынок факторлору менен биргелешип иштей тургандыгын эске алып кароо керектигин баса белгилейт.

Теориялык жоболордун жана альянган корутундулардын аргументациясы автор менен кийинки методологиялык жолдордун негизинде жүргүзүлгөн: социалистик рынок чарбасынын теориясын система түрүнде жана теория - методологиялык изилдөө. Система түрүнде изилдөө экономикалык корунүштөрдү социалдык улуттук, саясий жана башка процесстер менен байланыштырып кароону түшүндүрет. Илимий ишти жазуу учурундагы экономикалык корунүштөрдү изилдөөнүн жалпыга белгилүү методдору колдонулду: илимий абстракция методу, индукция жана дедукция методу, статистика-экономикалык методу, графика методу. Изилдөөнүн маалымат-эмперикалык жана нормативдик-укуктук базасын Кыргыз Республикасынын мыйзамдык жана нормативдик актылары, Кыргыз Республикасынын Улуттук статистикалык комитетинин жана эл аралык статистикалык органдарынын расмий маалыматтары жана өнөр жайды өнүктүрүүнүн программалары менен прогноздору түздү.

СССР формалдуу түрдө эгемендүү болгон улуттук республикалардын биримеси катары 1980-ж.ж. ақырында терең улуттар аралык каатчылыкка дуушар болду. Ал учурда тоталитардык улуттук саясатты жүргүзүүнүн негизги куралы катары советтик мамлекеттин өнөр жай саясаты колдонуулуучу жана анда улуттук факторлор жана улуттук кызыкчылыктар эске алынуучу эмес. Бул болсо өз кезегинде командалык-административлик башкаруу жолуна имманенттүү экендигине күбөө болуда. Анда социалдык-экономикалык мамилелер тармагында улуттар аралык мамилелер каатчылыгынын негизги түйүнүн «борбор» менен республикалардын өз ара мамилелериндеги процесстер жана экономикалык процесстин субъекттери катары республикалардын укуксуздугу түзгөн. Булардын себептери биринчиден, федеративдик мамилелердин формалдуулугуна, кайра бөлүштүрүү мамилелери, республикалардын социалдык-экономикалык өнүгүү дегиэлдеридеги кескин айырма жана алардын барган сайын өсүүшүнө, республикалардын эл чарбасынын рационалдуу эмес экономикалык структурасына ж.б. Экинчиден, республикалар ортосунда көзөмөлдөнбөгөн миграцияга жана анын негизинде

республикалардын әркин өнүгүүсүне коркунуч түулуп, элдері кайтарылбас жана калбына келбес жоготууларга дуушар болушуна. Үчүнчүдөн калктын социалдык-улуттук обочолонушуна байланыштуу анын социалдык - профессионалдык структурасындагы, улуттук жана регионалдык социалдык - экономикалык өнүгүүсүндөгү айырмачылыктарга байланыштуу болгон[46].

СССРдин өнөр жай саясаты командалык экономиканың жаратылышынан логикалык келип чыккан (2.1-таблицасы.).

2.1-таблицасы - СССРдин өнөр жай саясатынын принциптери

Мүнәздөмөсү	Мазмуну
Менчик	Өндүрүш каражаттарына карата мамлекеттик менчик
Стратегия	Жабык экономика, импорттуу толуктоочу экономика
Сырткы рыноктор	Экспорт-импорт операцияларына карата мамлекеттик монополия Валюта операцияларына карата мамлекеттик монополия
Атаандаштык	Атаандаштык жок Ишканалар банкрот кылышынбайт
Баалар	Директива түрүндөгү баалар (коммуналдык кызмет көрсөтүүлөргө, заттарга, энергия булактарына, транспорттук ташууларга) Ишканаларды кыйыр дотациялоо
Сатып алуучулар, сатуучулар	Материалдык-техникалык камсыз кылуу планына ылайык
Ишкан	Ири ишканалар (1000ден ашык адам иштеген СССРде – 73 %, АКШда – 25 %) Бүткүл союздуу рынке тейлеген бир эле кууш адистештрилген ишканада 1500ден ашык товарлардын тобу өндүрүлүүчү
Башкаруу	Башкаруунун ведомстволук-тармактык принципи
Пропорциялары	Тармактар аралык пропорциялар республиканын эмес, СССРдин дөнгөзлиине түзүлүүчү Республикалардын экономикасы-толук эмес (баштапкы) технологиялык циклга негизделшеген
Идеология	Өнөр жай саясаты саясий маселелерди чечүү каражаты катары колдонулган Республикалардын өнөр жайы башка республикалардын алымып келинүүчү жумушчу күчү эсебинен өнүктүрүлгөн

Ал ар бир бөлүгү коомдук конструкциянын табыгый натыйжасы болгон бирдиктүү логикалык экономикалык система болуп, атаандашы жок жалгыз ири мамлекеттик-монополдук компания принципи боюнча курулган. Анын өндүрүш мамилелери системасынын негизи менен ядросун, коомдун жашооттurmушунан менчиктиң баардык формаларын сүртүп чыгарган өндүрүш каражаттарына карата мамлекеттик менчик түзгөн. Баардык иш-аракеттин борборлоштурулушу жана менчиктиң мамлекеттештрилиши ақыры аягында эл чарбаны башкаруу формасын ведомстволук-тармактык принципке негизделген. Мамлекет, министрилүк жана ведомство түрүндө менчиктиң жападан жалгыз субектисине айланган. Борбор менен союздуу республикалардын өз ара мамилелеринин экономикалык системасы, жалпысынан бүткүл экономикалык система түзүлгөн принциптерге негизделип, түзүлгөн. Ал республикалардын әземендүүлүгүнүн экономикалык факторлорунун жоктугун, административтик چаралар аркылуу экономикалык субъектлердин әркиндигин толук чектөөнү,

материалдык ресурстарды борборлоштуруп бөлүштүрүүнү, колдонулуучу экономикалык методдор менен формалардын катуу унификациясын караштырган.


Совет мамлекети мамлекеттик монополия принциптерине негизделип, өнөр жай саясаты ири кууш адистештрилген ишканаларга таянган. Жада калса, бүткүл Советтер союзунун керектөөлөрүн камсыз кылган жалгыз гигант-ишканалар да иштеген. Атап айтсак 1500ден ашык товарлардын тобу бир эле ишканада өндүрүлгөн [150, 104-б.]. СССРде 1988-жылы 1000ден ашык адам иштеген ири өнөр жай ишканаларында 73%дан ашык жумушчу иштеген. Ошол эле учурда дүйнөдө эң чоң экономикасы бар АКШда 25% гана иштеген[63, 41-б]. Союздуун ишканаларындагы өндүрүш республикалардын керектөөлөрүн канаттандырууга багытталган эмес. Ири ишканалар жалпы союзга баш ийген ишканалардын бирдиктүү комплекс түрүндөгү чынжырчанын бөлүгү болушуп, башка ири ишканалардын керектөөлөрүн тейлеген жана бүткүл СССРдин керектөөлөрүн канааттандырган. Айрым ишканалардын көлөмү, өзүнчө республикалардын экономикасы менен тен болгону ушуга байланыштуу. Анын үстүнөн башка жалпы союздуу комплекстин ири ишканалары менен болгон байланышы жергилүктүү ишканалардыкына караганда алда канча жакшы болгон. Союздуу ведомстволорго баш ийген эле чоң ишканалар жергилүктүү экономикага интеграцияланбай экономикалык турмуштуу катализатору ролун ойногон эмес.

Тармактык принцип боюнча курулган унитардык мамлекеттин мамлекеттик системасы аргасыз түрдө регионалдык жана улуттук өнүгүүнүн карама-каршылыкы менен диспропорцияларына алпарган. Тармактар обективдүү себептерге байланыштуу территорииалардын кейгөйлөрүн чечип, социалдык жана өндүрүштүк инфраструктурасын ар тараптуу өнүктүрүүгө, анда жашаган калктын жашоо-шарттарын жакшыртууга кызыпайт. Ал эми улуттук кызыкчылыктарды коргоо жөнүндө сез кылбай деле койсо болот.

Жүргүзүлүүчү өнөр жай саясатынын натыйжасында тармактар аралык пропорциялар республиканын эмес, олкөнүн «эмгектин жалпы союздуу бөлүштүрүлүшү» чегинде гана сакталат эле. Кыргызстандын экономикасы елкөнүн «бирдиктүү эл чарба комплексинин» жана унитардык мамлекеттин бөлүгү катары курулган. Демек ал ушундай «бирдиктүү эл чарба комплексинин» чегинде гана нормалдуу иштей алат эле. Республикалар жана региондордун ичики кооперациялык байланыштары да өтө начар өнүккөн. Орто жана майда ишканалардын дөнгөзлиинде республикалар ортосунда байланыштар жок эле жана анын территорииаларында бирдиктүү чарба структуралары түзүлгөн эмес.

Кыргызстандын өнөр жайы ар кандай көп учурда экономикалык эмес, жолдор жана факторлордун таасири алдына түзүлгөн жана ал СССР кулагандан кийин анын тағдырына таасирин тийгизген. (2.1-сүрөтү). Кыргызстандын көпчүлүк ири ишканалары согуш учурuna байланыштуу пайда болгон. Экинчи дүйнөлүк согуш жылдары 1941-жылы июль айынан баштап ноябрьга чейин СССРдин батыш жана борбордук облустарынан 30дан ашык ири заводдор,

фабрикалар жана мастерскойлор көчүрүлүп келинген. Албетте ал учурда аларды Союздун четтерине которуунун пайдалуу же пайдалуу эместигине баа берүү мүмкүн да эмес эле. Бирок, согуштан кийинки жылдары деле айрым ишканалар Кыргызстанга экономикалык жактан пайдалуу же пайдалуу эместигине карабастан аргасыз көчүрүлүп келинген. Атап айтсак, мурунку уран чыгуучу жерлерде эмгек ресурстарын иш менен камсыз кылуу максатында Майлую-Суу электрлампа заводу, Минкуш орттехника заводу жана Каджы-Сай электртехникалык заводу курулган. Алардын баардыгы темир жол түйүндөрүнөн алыста, тоолу жерлерде жайгашкан.



2.1-сүрөтү. Кыргыз ССРинин өнөр жайынын өзгөчөлүктөрү

Материалдарды көп талап кылуучу, көптөгөн ири машина куруучу ишканалардын заттар булагынан миндеген чакырым алыстыкта курулушун экономикалык көз карашта түшүнүү кыйын. Алардын курулушун экономикалык жактан пайдалуулугу эмес, башка бир экономикалык эмес, себептер (мисалы, саясий маселелерди чечүү же аскер-өнөр жай комплексинин керектөөлөрүн канааттандыруу керектиги) менен түшүндүрсө болот. Аナン да СССРдин өнөр жай саясатына ылайык бүткүл өлкөнүн керектөөлөрүн камсыз кылуу максатында өндүрүмдүүлүгү чоң заводдор курулуучу жана ал өз кезегинде СССРдин кулашынан кийин оркоуюп корунуп калган көйгөйлөр «минасына» себеп болгон. Кыргызстан машина куруучу продукциялардын айрым түрлөрү боюнча (электр лампочкалары, электркыймылдаткычтары, соргуттар, пресс-подборщиктер) СССРде ири өндүрүүчү катары эсептелинген.

Кыргызстандын экономикасы, өзгөчө анын ири өнөр жайы СССРдин эл чарба комплексине «интеграциялангандыгына» байланыштуу башка республикалардан алынып келинүүчүз заттар менен комплект болуулчулардан көз каранды болгон. Советтер Союзу жашаган учурда өнөр жай заттары менен энергия булактарынын 80% СССРдин башка республикаларынан алынып келинүүчү [66, 7-б]. Ар бир республиканын экономикасы кокусунан пайда

болжон тармактардын конгломератын залестетип, эл чарбада олуттуу диспропорциялар болгон. Орто Азияда жумушчу күчүнүн ашыкча болушуна байланыштуу курч көйгөйгө карабастан Кыргызстандан мисалы, түстүү металлдын 90%, пахтанын 3/4, жуулган жүндүн 4/5, майда тери заттарынын 5/6 башка республикаларга чыгарылып кетчи.

Өнөр жай, региондордун талантары менен жакшы байланыштай, иштетүү циклинин технологиясы толук эмес, ишканалардан турган. Мисалы, Өзбекстанда өстрүлгөн пахтанын 8-10% гана иштетилүүчү ал эми технологиялык чынжырчанын калган болугу республикадан тышкary жайгашкан эле. Туркменияда пахтанын 95-97% кийинен кайра иштетүү үчүн башка региондордо чыгарылуучу [109, 63-б]. Кыргызстандын өнөр жайы эмгектин жалпы союздук белүштүрүлүшүнө интеграцияланып, сырткы экономикалык соодага начар катышкан. Атап айтсак 1989-жылы СССРдин чегинен тышкary олкөлөргө экспорттун көлемү 45,2 млн. руб., анын ичинде түстүү металлургия продукциясы 17,8 млн руб. түзгөн же бул өнөр жай экспортунуни 39,4% барбар болгон. СССРдин чегинен тышкary олкөлөргө экспорттун үлүшү өнөр жай продукциясынын жалпы көлөмүнүн 0,64%, анын ичинде машиналар менен жабдуулардык 18,4% түзгөн. Бул сандар өнөр жай продукциясынын сапаты дүйнөлүк рыноктун талантарына салыштыруу темен болгонуна далил. Негизинен экспортко заттар менен материалдар жана калктын кенири керектелүүчү товарлары (84,6 %) чыгарылган, анын ичинде башка социалистик жана өнүгүп жаткан олкөлөргө (62,9 %). Өнөр жайы өнүккөн капиталистик олкөлөргө 1990-ж. экспорттун үлүшү болгону 37,1% түзгөн [123, 17-18-б].

Советтер Союзунун мурунку, озгече Орто Азия республикалары жана Казахстанга социализм жана союздун курамында болушу социалдык-экономикалык өнүгүүсүне чоң жардам берген. Аларды атап айтсак индустриализация, инфраструктурасынын, эл чарбасынын жана башка тармактарынын түзүлүп, өнүгүшүү, жалпы орто билим алуу, акысыз медициналык тейлөө, улуттук интеллекцияция үлүшүнүн көбөйшүү ж.б. Бирок ушундай болсо да СССРдин курамында өнүгүүнүн карама каршы натыйжаларын да белгилеп кетүү керек. Тоталитардык системанын маанилүү белгиси, республикалардын улуттук кызыкчылыктары менен этникалык процесстерин түшүнбөгөндүк жана ага ага көнүл бурбагандык болгон. Муну ал капиталдык салымдардын агымы менен кошоо аккан калктын ири республикалар аралык миграциясынан көрсөткөн. Көп учурда миграция кылган калктын квалификациясы төмөн болгонун, жана ал СССРдин өнөр жайлуу региондорунан да болбогонун байкоого болот. Жылыга жалгыз РСФСРде эле 0,5 млн. жумушчу чогулуучу, анын ичинде 60дан 80%-га чейинкисин айылдыктар түзүүчү [29, 1051-б]. Бул өз кезегинде ал республикалардын айыл аймактарынын депопуляциясына айланган. Мисалы Россиянын Нечерноземьясы.

1940-1950-ж.ж. миграция интенсивдүү түрдө Орто Азия олкөлөрүнө жана Казахстанга жасалган. 1937-1959-ж.ж. калкты каттоо жылдары ортосунда бул республикалarda чыгыш славян комплекси өкүлдерүнүн саны кескин

ескен. Атап айтсақ Кыргызстанда 30,2%дан 37%га, Өзбекстанда - 11,4%дан 14,7%га, Казахстанда - 48,1%дан 52,1%га, Туркменияда 17,3%дан 18,7%га чейин ескен[117]. 60-ж.ж. бул тенденциялар негизинен сакталып кала берген. Казахстанда орточо бир жылдын ичинде миграциянын негизинде калктын осуу салдосу 61,5 мин адамды, Өзбекстанда - 43,9 мин адамды түзгөн. Ошондой эле калктын миграция аркылуу осушу Украина да - 49,5 мин адамды түзүп байкалган. 60-ж.ж. баштап Литвага да калктын миграциясы осо баштаган. Эгерде 1960-1969-ж.ж. бул жерде миграция эсебинен калктын осуу темпи 4,2 мин адамды түзгөн болсо, 1970-1978-ж.ж. -7,3 мин адамды, 1979-1988-ж.ж. - 10,0 мин адамды түзгөн. Бул калктын 10мин адамына эсептегендө 14,4, 22,3 жана 28,3 адамды түзгөн[109, 114, 120].

Көпчүлүк республикаларда миграция калктын этникалык структурасын алмаштуруучу негизги фактор болгон. Натыйжада кыска мөөнөт аралыганды түпкү калктын үлүшү кескин азырып, этникалык структурасы гана маанилүү дengээлде өзгөрбөстөн айрым региондордо иммиграция азыркы улуттук структураларын негизин түзгөн. Ушундай мисалы, Эстониянын түндүк-чыгышында, Латвияда, Казахстанда, Орто Азияда, Молдавиянын айрым региондорунда, чыгыш Украина да, РСФСРдин автономияларында болду. «Базалык» этностун же түпкү калктын эң аз үлүшүн Казах, Латвия, Кыргыз, Эстония, Таджикистан жана Молдавия республикаларынын калкы түзгөн. Түпкү калктын үлүшү бул республикаларда калктын жалпы санынан үчтөн экини түзүп, Казахстанда 39,7 %дан Молдавияда 64,5%га чейин ойде ылдый болуп турган [74]. Ушундай саясаттын натыйжалары ушу күнгө чейин Украина, Молдавия, Эстония, Латвия жана Казахстан коомун дезинтеграциялап, заманбап көйгөйлөрүнө таасирин тийгизип келет. Россиянын борбордук райондору эмгек ресурстарынын негизги булагы болуп, езу жумушчу күчүнө карата, өзгөчө айыл жеринде муктаж болуп келет [29]. Ошол эле учурда эмгек ресурстарынын жогорку осуу темпи керектүү жумуш орундары менен камсыз кылышкан эмес жана ал өз кезегинде бул райондордо агрардык калктын ете көбөйүп кетишіне байланыштуу көйгөйдү курчуткан [109, 120]. Бул миграциянын жасалма мүнөзүн түшүндүрөт.

Максаттуу багытталган миграция агымынын негизинде пайда болгон улуттук өнүгүүнү диспропорциялары ачык байкалып, идеологиялык интерпретацияны талап кылган. Коомдук өнүгүү мыйзамдарына таянып, республикалардын өнөр жайынын өнүгүүсүндөгү кескин секирикти жана индустрналдык тармактарда түпкү калктын аз санда иштегенин, региондо эмгек ресурстарынын ашыякча болушун жана ошол эле учурда иммиграция агымынын ете чон болушун, айылдагы массалык түрдөгү жумушсуздуктун шартында шаарлардагы жумушчу күчүнүн жетишсиздигин, шаардык калктын кескин осушун жана түпкү улут өкүлдөрүнүн шаарлар менен өнөр жай өндүрүшүндө аз болушу сыйктуу көрүнүштердү кантит түшүндүрсө болот. Көп учурда башка жактан келген жана түпкү калктын иш менен камсыз болуп отурукташусундагы карамакарышлыктар бул жерде жашаган элдердин улуттук өзгөчөлүгү жана жашоо образы менен түшүндүрүлген. «Калктын

агрардык эмгеке тартылышы» жана «жашаган жерлерине байлануу» жөнүндө жоболор жарапып, идеологиялаштырлыган илим менен активтүү жайылтылган[22, 89, 135, 114]. Бул улуттук өзгөчөлүктөрдүн ролун жогору койгон өзүнчө бир методологиялык ыкма болгон. Мында тоталитардык системанын идеологиясы өзүнө имманенттүү болгон экономикалык детерминизм принципин кетенчилеп, процесстерди экономика чейрөсүнө байланыштырып б.а. улуттук чойрөдөгү процесстен туунду болгон «базистик чойрөдөгү» жеке терминологияны колдонуп түшүндүргөн. [135; 109-б, 29; 120]. Экономикалык процесстердин деформациясын, элдердин улуттук өзгөчөлүгүнүн белгилери менен түшүндүрүү аны жок кылууга мүмкүн болбогон мүнөзгө ээ кылып, ар дайын иштөөчү факторго айландырган. Өнөр жайы өнүккөн райондордон квалификациялуу жумушчу күчүнүн ири агымдарын уюштурууга борбордук органдарга түрткү берген түпкү калктын территориялык жана профессионалдык мобилдүүлүгүнүн төмөн болушу жөнүндө шылтоолор да себепсиз болгон. Анткени адамдар өлкөнүн артта калган региондоруна гана массалык түрдө көчүрүлбестөн СССРдин Украина Латвия, Эстония, кийинки жылдары Литва сыйктуу индустрналдык жактан жакши өнүккөн республикаларда да көчүрүлген. Мында учурда кадрлардын квалификациясынын төмөнүгү, профессионалдык жана территориялык мобилдүүлүктүн өзгөчөлүктөрү жана башкалар жөнүндө сөз да болгон эмес. Анын себебин түшүндүрүүде миф түрүндөгү жалпы союздук кызыкчылыктар, жумушчу күчүнүн жетишсиздиги, түпкү калктын табыгый осуу темпинин төмөн болушу ж.б. сыйктуу башка сценарий колдонулган.


Өнөр жайдын жана өндүрүштүн башка түрлөрүн алынып келинген жумушчу күчүнүн эсебинен өнүктүрүү, коомдо сейрек кездешүүчү көрүнүш - республикалардын өнүгүүсүндөгү социалдык-экономикалык жана алардын түпкү улуттун социалдык-экономикалык дengээлинин айырмачылыктарына алып келген [47]. Себеби республикалардын өнүгүү дengээлинин осууш социалдык-класстар жана түпкү улуттун жашоо шартынын тиешелүү өзгөрүшү менен коштолгон эмес. Өзүнүн маанилүү белгилери боюнча ушундай окшош корунүш баардык республикаларда орун алган. Биринчилен, бул түпкү жана көчүп келген калктын отрукташуу мүнөзүндөгү айрма. Экинчилен, иш менен камсыз болуунун тармактык жана профессионалдык структурасындагы айырма. Үчүнчүдөн, жогоруда аталган эки топтун натыйжасы катары элдердин негизги массасынын жашоо шартары менен дengээлиндеги айырмачылыктардын өзгөчөлүктөрү иммиграциянын мүнөзүнө байланыштуу болуп, жүргүзүлгөн саясаттын түз натыйжасы болгон. Анын негизги агымы ири өнөр жай ишканаларынын курулушу менен шартталган жана албетте өндүрүштүк жана социалдык инфраструктурасы өнүккөн райондорго, биринчи ирээтте чон, көп учурда борбор шаарларга багытталган. Түпкү жана көчүп келген калктын отрукташуусундагы ачык көрүнгөн өзгөчөлүктөрө байланыштуу этникалык обочолонуу, шаардык жана айылдык калктын жашоо образы, дengээли жана укладындагы айырмачылыктардын үстүнөн баскан.

Шаар жана айылдын ортосундагы социалдык-экономикалык айырмачалыктар калктын этникалык курамындагы айырмачалыктар менен дал келип, улуттар ортосундагы мамилелердин дезинтеграциясы жана шаар менен айылдын ортосундагы социалдык-экономикалык айырмачалыктарды жою кейгөйү катары тереңдеп, көпчүлүк республикаларда өзгөче социалдык-саясий мааниге ээ болгон. Улуттук чөйрөдөгү деформациялар коомдогу социалдык кырдаалдардын олуттуу булактарынын бири болуп калды. СССРдин акыркы жылдарында улуттук чөйрөдөгү деформациялардын тескери таасири күч алган. Командалык система улуттук өнүгүүнүн негизине шек келтирип, кыйраткан жана коомдук системанын бузулушун тездеткен. Алардын чечилбендиги коомдогу социалдык жана улуттар аралык кырдаалдын туруктуу булагына айланды.

Үчүнчү бөлүм: - «Трансформациялык төмөндөө: маңызы жана обективлүү мүнөзү». Социалистик системанын кулашы менен кыска мөөнөт аралыгында коомдун экономикалык жана социалдык сыйктуу фундаменталдуу мыйзамдары өзгөргөн. Башкача айтканда өндүрүш каражаттарына карата мамлекеттик менчикке негизделген социалистик системадан жеке менчикке негизделген – рынок экономикасына өтүү менен коштолгон революция болгон. Ишканалардын бүткүл жашоо шарты түп тамырынан өзгөрүп, натыйжада баардык дегиззәлдеги экономикалык система (эл чарбанын ишканалары менен тармактары,) эстен тайыган. Ушуга байланыштуу социалистик өлкөлөрдүн көпчүлүк өнөр жай айыл чарба өндүрүштөрү СССРдин кулашынан кийин олуттуу кейгөйлөргө дуушар болушуп, өндүрүштүн айрым бир түрлөрүн токтотууга же анын көлөмүн кескин кыскартууга аргасыз болушкан. Мурунку экономикалык системанын бузулушу, чарбалык байланыштардын үзүүлүшү менен өнөр жай өндүрүшүнүн көлөмү кескин темендөп кеткен (айрым өлкөлөрде жетимиш пайызга чейин).

Рынок мамилелерине өтүү, экономиканын либералдашуусу биринчи ирээtte баалардын либералдашуусун божомолдоштурат (3.1-сүрөтү). Ал, командалык экономиканын товарлар менен кызмат көрсөтүүлөрдүн тартыштыгы сыйктуу кейгөйлөрдү чечип, суроо-талап жана сунуш механизмин иштет[86, 94, 128, 141]. Баалардын либералдашуусунун натыйжасында Кыргызстан менен импорттолуучу хиялык заттардын, темирдин, жыгачтын, газдын, мунаї заттарынын жана унаа тарифтери жүз жана мин эсеге өсөн. Бул өз кезегинде продукциялардын өздүк наркынын кескин өсүшүнө алып келген [56, 76, 94]. Өнөр жайды иррационалдуу жайгаштыруу принциптеринин баардык кейгөйлөрү (заттардын камсыздоочуларынан жана сатуу рынокторунан алыс жайгашуу, башка жактан алынып келинүүчү заттарга жана комплект болуучуларга багытталуу, продукциялардын атаандашууга жөндөмсүздүгү жана өздүк наркынын жогорулугу) оркооуп ачыкка чыккан [37]. Өндүрүштүн рационалдуу эмес структурасы, ишканалардын ақы төлөөгө жөндөмсүздүгүнүн натыйжасы катары өз ара карыз болуу кейгөйү пайда

болгон.



3.1-сүрөтү. СССРдин тарап кетиши жана рынокко өтүүгө байланыштуу экономикалык шарттардын өзгөрүшү

Постсоциалистик өнөр жайга баалардын либералдашуусу менен биргэ сырткы соодага жана валюта операцияларына монополдук абалдын алынып салынышы да чон таасир эткен. Сырткы соодага карата мамлекеттик монополиянын алынып салынышы, өлкөдө принципиалдуу жаны шартты түзгөн [25, 65]. Сырткы соода шарттарынын либералдаштырылышы, чет зэлдик товарлар менен атаандаштыктын пайда болушу жалпысынан КМШ өлкөлөрүнүн, анын ичинде Кыргызстандын көпчүлүк өнөр жай ишканаларынын атаандашууга жөндөмсүздүгүн көрсөткөн. Айрым бир маалыматтар боюнча СССРдин 70 пайызга жакын ишканалары рынокко өтүүгө даир эмес эле (136). Совет ишканаларында өндүрүүлүчү, тартиштык экономика шартында кезекте туруп оңой менен ала албаган продукциялардын басымдуу үлүүшү суроо-талапка ээ болбай калган. Сырткы чек аранын ачылышы менен бул товарларынын өндүрүлүшү кыскарган же такыр токтогон. Маалыматтар боюнча сапатсыз, суроо-талапка ээ болбогон товарлардын өндүрүү көлемүнүн кыскарышынын натыйжасында СССРдин курамындагы мурунку өлкөлөрдүн ИДПнын көлөмү 8–10%га төмөндөгөн [150]. Ушуга байланыштуу социалистик өлкөлөрде көптөгөн өнөр жай айыл чарба өндүрүшү олуттуу кейгөйлөргө дуушар болушуп, өндүрүштүн айрым бир түрлөрүн токтотууга же өндүрүү көлөмүн кыскартууга аргасыз болгон [20, 31, 104].

Кыргызстанда да баалардын кескин өсүшүнө, тектештер менен болгон байланыштардын үзүүлүшүнө жана импорттолуп келген продукциялар менен атаандашууга жөндөмсүз болууга байланыштуу өнөр жай кескин темендөп, деградацияланып кеткен. 1995-жылы ИДПнын жана өндүрүш көлемүнүн төмөндөшү өзүнүн эн төмөнкү чекитине жеткен. Кыргызстанда 1990-жылга салыштырганда өнөр жай өндүрүшүнүн көлөмү 1995-жылы 32, 8 пайызды

түзген. Машина куруу тармактарында, курулуш материалдарынын өнөр жайында, тамак-аш жана женил өнөр жайында төмөндөө өтө сезилүүчү болгон. [37] (3.1-таблицасы).

3.1-таблицасы –Кыргыз Республикасында өнөр жай продукциясынын өндүрүлүшү (1990-ж. % менен)

Өнөр жайдын негизги тармактары	1990	1992	1994	1995	1996	1998	2000
Өнөр жай баардыгы	100	73,4	39,9	32,8	35,7	58,1	62,4
Электрэнергетика	100	90,9	88,6	89,5	99,5	85,4	114,4
Отун өнөр жайы	100	57,4	29,4	21,9	19,5	51,5	74,8
Түстүү металлургия	100	90,4	69,2	57,5	61,5	518,4	532,6
Машина куруу ж-а темир иштетүү	100	66,9	18,6	15,7	14,7	16,1	16,6
Женил өнөр жайы	100	92,8	51,6	33,1	33,5	29	30,1
Тамак-аш өнөр жайы	100	51,5	25,3	16,2	15,7	17,4	18

СССРдин курамындагы республикалардын тараф, рынок экономикасына өтүшүнөн кийин трансформациялык төмөндөө дээрилик баардык (Кытай менен Вьетнамдан тышкары) мурунку социалистик өлкөлөрдө болду [150]. Бүл ачык экономиканын шартындагы көпчүлүк ишканалардын атаандашууга жөндөмсүздүгүнүн жана экономиканын эффективтүү эмес моделинин кесепети катары жалып тамырына далил боло алат. Трансформациялык төмөндөө – бул социалдык-экономикалык системанын алмашуусу учурунда болуучу өнөр жай жана айыл чарба өндүрүшүнүн өндүрүү колемүнүн кескин төмөндөп кетиши сяктуу мыйзам ченемдүү корунүш. Трансформациялык төмөндөөнүн себеби, жөн эле ошол учурдагы макроэкономикалык пропорциялардын балансынын бузулушу эмес, экономикалык системаны түп тамырынан кайра куруу керектиги. Бир экономикалык системанын чегинде болуучу каатчылыктан айырмаланып, трансформациялык төмөндөө коомдук мамилелердин жана системасына көнүү дегендө түшүндүрөт [73]. Трансформациялык төмөндөөнүн натыйжасында эл чарбанын тармактык структурасы 5-б жылдын ичинде өзгөрөн (3.2-таблицасы). Өнөр жайдын жана жалпысынан эл чарбанын структурасы түп тамырынан бери өзгөрөн. Бул учурда структурасынын өзгөрүшү, негизинен совет мезгилиндеги ири өнөр жай ишканаларынын өндүрүү колемүнүн төмөндөп кетиши эсединен болгон.

3.2-таблицасы – Кыргыз Республикасынын ИДПиын тармактык структурасы (% менен)

Көрсөткүчтөрдүн аталышы	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996
баардыгы	100	100	100	100	100	100	100
Өнөр жай	26,4	27,4	32,1	25,1	20,5	12,0	11,1
Айыл жана токой чарбасы	32,9	35,4	37,5	39,1	38,4	40,7	46,3
Курулуш	7,7	6,4	3,9	5,4	3,4	6,1	6,0
Тейлоо чейросу	30,4	26,1	21,8	25,7	31,6	33,9	29,8
Чистые налоги на продукты	2,6	4,6	4,6	4,6	6,2	7,3	6,9


Бул учурда болгон трансформациялык төмөндөө процесстерин жалгыз зле терс планда кароого болбайт. Ал өзүндө он сигнал менен тенденцияларды да алып жүрөт. Атаандашууга жөндөмсүз аскер продукцияларын өндүрүп чыгаруу натыйжасында өндүрүү колемүнүн төмөндөшү, тармактык структураларын өзгөрүшү жана мурда гипертрофировать этилген тармактардын кысылышы, жашоосу бүткөн экономиканын структуралык деформациясынын жоюулушу эсединен структуралык жылышулардын башталышы жөнүндө далилдейт. Экономиканын структуралар кайра курулушу сөзсүз түрдө өндүрүү колемүн түшүп кетиши менен коштолот [150, 94].

Биз өзүнчө алынган республика - Кыргызстанда сырткы рыноктан жабынып алып трансформациялык төмөндөөдөн кутула алат белек? СССРдин курамындагы ишканалар жана Кыргызстандын өнөр жай байланыштарынын экономикалык системасы, өндүрүштүн техникалык денгээли жана ишканалардын атаандашууга жөндөмдүүлүгү, ишканалардын сырткы экономикалык иш-аракеттеринде монополияны сактап гана жашап кете алышын алдын ала шарттаган. Теориялык түрдө мурунку союздук ишканалардын байланыштарын үзбей ошол бойdon калтырсақ, ишканалардын иш-аракетин мурдагы кубаттуулукта сактап калсак болот эле деп айтса болот. Бирок, Кыргызстандын ири өнөр жай ишканалары үчүн бирнчиден, транспорттук ташууларга, энергия булактарына, комплект болуучуларга бааларды сактап калыш керек эле, себеби негизги тектештер Россияяды жайгашкан. Экинчиден, россиянын ишканаларын чет элдик атаандаштардын эмес, биздин ишканаларбызыздын продукцияларын сатып аласына деп мильдеттендириш керек эле. Үчүнчүдөн, буга чейин көп учурда ашыкча болгон суроо-талаалты мурунку көлөмдө калыбына келтириш керек эле. Төртүнчүдөн, импорттолуп келинүүчү товарлар үчүн сырткы чек араны жабыш керек эле. Жалпылап айтканда өнөр жайдын же өзүнчө ири ишкананы мурунку денгээлин сактап калуу үчүн алардын иштөө шартын б.а. мурунку экономикалык системаны сактап калуу керек болуучу. Бул эз кезегинде СССРди сактап, командалык экономика принциптерине кайтып келүү керектигин түшүндүрөт. Экономикалык адабиятта трансформациялык төмөндөөнүн себептери, натыйжалары, мыйзамченемдүүлүгү жана белгилүү бир денгээлде анын позитивдүү мүнөзү кийинчәрек изилденген. Ал эми 1990-ж.ж. башында болсо КМШ өлкөлөрүнүн окумуштуулары жана өкмет өкүлдөрү өндүрүштүн катастрофа түрүндө түшүп кетишин болтурбоо үчүн эмне кылыш керек экендигин түшүнүшпөй өздөрүн жоготуп салышкан. Шарттар болбогондой тез өзгөрүп, кандайдыр бир чечим кабыл алууну талап кылган. Эмне болуп аткандыгына ой жүгүртүүгө убактый да болгон эмес. Жаны көйгөйдү, капиталистик экономика кандай иштеши керек экендиги жөнүндө ачык түшүнүтүг жок эски социалистик жолдун чегинде чечүүгө аракет кылышкан. Башкача айтканда шарт түп тамырынан өзгөрөн. Ал эми маселени чечүү методдору жөнүндө ойлор мурдакыдай эле кала берген жана ушул

субъективдүү фактор реформанын жүрүшүнө, терендиги менен темпине катуу таасир эткен. [31].

Трансформациялык төмөндеөнүн башталышынан кийин ага карата жооп катары өкмөттүн биричи иш-аракети, мурунку структураны жана өнөр жайдын өндүрүү көлөмүн сактап калууга багытталган. Өнөр жай өндүрүшүнүн түшүп кетиши адегенде убактылуу кыйынчылыктардан улам келип чыккан кыска мөөнөттүү көрүнүш катары каралган. Себептерин 1) жетекчилик кылууну билбөөдөн, 2) жабдыктардын эскиришинен, 3) жүгүртүлүүчү каражаттардын жетишсиздигинен, 4) салык ставкаларынын жорору болушунан, 5) улуттук валютанын түшүп кетишинен, 6) сатып алуучулардын каражаттарынын жоктугунан ж.б. көрүшкөн. Өнөр жайды реструктурациялоодо өкмөт совет мезгилиндегидей эле жаны ири мамлекеттик ишканаларды курууга үмүт кылган. Түрция өкмөтүнүн насыясы боюнча Ысык-Атада жүн фабрикасы, Бишкекте эмерек фабрикасы, Токмокто «Ак-Марал» радиозаводу курулган. Европанын реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкынын насыясы боюнча Джалаал-Абадда балдар тамагын жана минералдык сууларды чыгаруу боюнча мамлекеттик заводдор курулган. Бул насыялар боюнча бир да өнөр жай долбоору иштеген жок. СССРдин ири тартыштык рыногу да иштебей калган жана аны менен бирге бизнес-долбоорлордун иштебей калышына мамлекет тобокелчилики өз мойнуна алган учурдагы өнөр жайды өнүктүрүү стратегиясы жана шартка туура келбейт эле[38].

Ишкерлер ишканаларды реструктуризациялап, түп тамырынан өзгөртүп, жаны шартка ылайыкташтыруу боюнча чара колдонушкан эмес. Сатуу көлөмдөрүнүн кескин түшүп кетишине байланыштуу өндүрүү көлөмүн кыскартуу, чыгаралуу бөлүмдөрүнүн иш-аракеттерин токтотуу, иштегендердин санын кыскартуу ж.б. чааларды колдонуу ордуна көпчүлүк ишканалар кейгөйлөрдү көбйтүп иштей беришкен (3.2-сүрөтү). Өкмөтке көп учурда акча саясатын женилдетүү, салык салуу артыкчылыктарын жана насыя алууга женилдистерди берүү, топтолгон карыздарды кечүү формасында аргасыз кадамдарга барган. Өкмөттүн кепилдиги менен ишканаларга бюджеттен ссудалар, женилдилген чет элдик насыялар берилген. Бирок, канаттандырган баалар боюнча сатуу рынокторунун жоктугу шартында бул жардам кампаларда даяр продукциялардын топтолушуна же карыздардын андан ары көбейүшүне алпарган. Алдын ала билинген чыгаралуу ишканаларга колдоо көрсөтүү кейгөйдү чечкен эмес, тескерисинче каатчылыкты экономиканын башка субъектилерине таратып, терендектен. Ишениктүү сатуу рынокторунун жоктугунан ишканалар улам кайра мамлекеттке карыз сурал кайрылууга аргасыз болушкан[37].



3.2-сүрөтү. Өндүрүү көлөмүн сактап калуу максатында ишканалардын жүрүм-туруму

Өкмөт белгилүү бир прогресске карабастан чарбалык кылуунун жаны шартында банкрот болушкан ири ишканаларды күткарууга аракет кылып, ырааты менен «эстен таюу» жана катуу монетардык саясаттарын жүргүзө алган жок. Мурунку өндүрүү көлөмүн калыбына келтирүүтө жана ишканаларга женилдилген насыяларды берүүгө аракеттенип, банктарды ишканаларга женилдилген шартта насыя берүүгө мажбурллаган. Натыйжада саясий басымдын негизинде кайтарылбас насыяларды беришип, АгроЕноржай банкы, Эл банкы, Дыйкан банкы, Сырткы экономикалык банк банкрот болушкан. «Кыргызстан» АКБ жана Өнөр жай курулуш банкы каатчылык абалга дуушар болушкан. 1993-ж. сентябр жай октябр айларында инфляция кайрадан жанданып, бир айдын ичинде 30%дан жорору болуп ескон. Сомдун наркы томондөп кеткен. Кыргызстан гиперинфляция жана жаңыдан киргизилген валюта иштебей калышы босогосунда болуп калган, [48, 66].

Батыш Европанын көпчүлүк өкмөттөрү мындай шартта катуу чараларды ырааты менен колдонушкан. Бир тараптан банкрот болгон ишканалар бюджеттин колдоосунан айрылышкан, экинчи тараптан банкрот кылуунун күчтүү кысымы уюштурулган[104, 100]. Кыргызстанда банкрот кылуу процедурасын колдонуунун тарыхый тажрыйбасы болгон эмес. Мына ошондуктан банкрот процедурасын массалык түрдө колдонуудан коркуп, Кыргызстандын жетекчилиги компромисс вариантын колдонгон. Өнөр жайды реформалоо концепциясы кийинкүдөй болгон: бир жагынан ири ишканаларды өзүнчө долбоорго бөлүп, реструктуризациялоо эсебинен мамлекеттин жардамы аркылуу өнөр жайды ири масштабда структуралык кайра куруу. Экинчи жагынан өнөр жай саясатынын концепциясы - ишканалар жана акционердик коомдорду «банкротко айландыруу» жөнүндө мыйзамдарды активтүү колдонуу, майда жана орто ишканаларды менчиктештируү, ишкердиктин

өнүгүшүнө ынгайлуу шарттарды түзүп берүү, бухгалтердик эсептин эл аралык стандарттарын ишке киргизүү эсебинен программага кирбекен башка ишканаларды өз алдынча реструктуризацияланууга аргасыз кылуу [33].

1994-жылдын июнь айында Бүткүл дүйнөлүк банк бекитип, 1994-жылдын 7- октябринан баардык ишканаларды реформалоо үчүн ири онөр жай ишканаларын кайра өзгөртүп, институционалдык чөйрөнү түзүгө Кыргыз Республикасында насыя жөнүндө макулдашуу ишине кирген. Ал убакытка 1990-ж. салыштырганда ИДП 50%га түшүп, жалпысынан онөр жай дөнгөли 40%ды түзгөн. Программа өзүнүн ичине насыя берүү шарттарын, республикада жалпысынан экономикалык жана институционалдык реформаларды тездетүү боюнча чарапарды киргизген. Ишканалардын рынок экономикасынын шартына көншү, бүткүл мамлекеттик экономикалык саясаттын (салык, соода, атаандашуу үчүн шарттарды түзүү, реалдуу менчиктештируү, банкрот кылуу, жумуштан бошогондорду социалдык коргоо) реформасы менен коштолуш керек эле. PESAC программасынын өтө маанилүү бөлүгүн ири чыгашалуу мамлекеттик ишканаларды реструктуризациялоо же жок кылуу боюнча чарапар түзгөн. Онөр жай жана сырткы соода министрилгигинин болушуна карабастан Агенттик түзүлгөн. Агенттик, өкмөт менен бекитилген иш алгоритмин колдонуп, ишканаларды реструктуризациялоо жана жок кылуу боюнча чарапарды ишке ашырыши керек эле. (3.3-сүрөтү).

Программаны бүтүрүү жыйынтыктары боюнча өкмөттүү документтери жана Бүткүл дүйнөлүк банктын меморандумунун маалыматтарынын негизинде Агенттиктин иш-аракетин жалпысынан ийгиликтүү болгон деп айтса болот [191]. Диагностикалык изилдөөлөрдүн негизинде 21 ишкана жашоого жөндөмсүз деп кабыл алынып, жок кылуу аркылуу «бөлүп чыгуу» методу менен реструктуризацияланган. Төрт ишкана жашоого жөндөмсүз катары кабыл алынап, жок кылынган. Төрт ишкана, анын экөөнө көп каражат жумшалып, аларды реструктуризациялоо беюнча процедураналар башталса да, ар кандай себептерге байланыштуу программадан чыгарылып салынган. Кайра өзгөртүлгөн баардык ишканалар биринчи жылдары туруктуу иштешкен. PESAC ишканалары боюнча өндүрүү көлөмүнүн көрсөткүчү он болгон. Ишканалар бюджетке жана башка насыя берүүчүлөргө көйгөй жаратпай калышкан. Кайра өзгөртүлгөн ишканалардын бюджетке, социалдык фондго, жумушчуларга акы төлөп бергендигин эске алуу менен программа боюнча чыгымдар 1997-жылдын аягына эки жылдын ичинде өзүн акташкан. Ушуну менен бирге баардык ишканалар дароо эле көпкө финанссылык көз карандысыз болуп калат деп ишенүү болбойт эле, себеби ишканалардын эффективтүүлүгү реструктуризацияодон тышкary дагы көптөгөн факторлордан көз каранды болот. Программа ишканаларды банкрот кылуу механизмин ишке киргизип, жашоого жөндөмсүз ишканалардын жок кылыныши, өлкөнүн экономикасын күчтүү кыларын көрсөттү. Ишканалардын жана мамлекеттин функциялары, социалдык чөйрөнүн жүгүн өз мойнуна алууга карата мамлекеттин жана ишкананын жоопкерчиликтерин болуштуруү так түшүнүлүп калган[38]. Мамлекет иш жүзүндө өзүнчө ишканаларды реструктуризациялоого

жоопкерчилики өз мойнуна албашы керек эле. Бирок, ушундай программанын кабыл алыныши аргасыз кадам болгон.

Ишканалар тандалып алынат (банкротко айланырылуучу при ишканалар)

Экспресс-диагностика, чыгашалуу ишканаларды же алардын болумдерүн токтотуу

Эсептешүүни катуу системасы жана колдоо корсotуп, кам корүү программы

Ишканалардын терсидетилген диагностикасы, кайра өзгөртүү жана жоюу пландарын иштеп чыгуу

Банкрот болгон ишканаларды жоюу, реструктуризациялоо программасын ишке ашируу ("пассивтүү" реструктуризация, "бөлүп салуу", карыздарды жабуу)

3.3-сүрөтү. Агенттиктин иштөө алгоритми

Төртүнчү белүм: - «**Онөр жай реформасынын аягына чыгарылбагандыгы**» Мында PESAC программасынын ири онөр жай ишкана секторун реструктуризациялоо боюнча өкмөттүн кийинки кадамдары иликтенген. Этэмдүүлүктүн биринчи жылдарында онөр жай саясатынын концепциясы, программанын чегинде ири ишканаларды реструктуризациялоо же банкрот кылуу, жаны менчик ээлери менен менчиктештрилген ишканалардын реструктуризациясы менен бирге жүрүп, жашоого жөндөмсүз ишканалар бюджет же банк тарабынан колдоодон кол жууп, банкрот кылуу процедурасына тартылат деп божомолдоштурулган. Бирок, бул саясат каалангандай ишке аштай калган. Өкмөт банкрот кылуу процедурасын кенири колдонуу, финанссы тартибин орнотуу, акционердик ишканаларга колдоо көрсөтүүнү токтотуу сыйктуу көркөтүү, бирок оорчундуу чарапарды колдонуудан коркups койгон. Бюджеттен ссуда катары чыгашалуу ишканаларга чон каражаттар болунып, ошол эле учурда банкрот-ишканаларга карата катуу финанссы кысымы уюштурулган эмес. Көпчүлүк ишканалар салыктан боштуулуп, ар дайым реструктуризацияланып турган жана жыйынтыгында ишканалардын бюджеттен алган ссудалары менен чет элдик насыялар боюнча карыздары кечирилип, өзүнчө ишкерлердин кызыкчылыгында убактылуу баажы салыктары киргизилген. Натыйжалда, мамлекеттик менчик үлүшү жогору болгон көпчүлүк ишканалар үчүн бүгүнкү күнгө чейин чыгашалуу ишканалар койгөйү мүнөздүү. Онөр жайга колдоо көрсөтүү боюнча программалардын


көнтүгүнө карабастан республикада рентабелдүү эмес көптөгөн ишканалар иштейт, өзгөчө кайра иштетүүчү өнөр жайда. Бүгүнкү күнгө чейин өлкөде коррупциялык же лоббисттик схемаларды уюштуруу куралы бойдон калып, өлкөнүн мыйзамын бузуп, жылына республиканын бюджетинен ссуда алып, чыгашалуу ишканалар иштеп келет[37]. Мамлекеттик ишканаларды жана акциялардын контроллук пакетине ээ болгон ачык акционердик коомдордун иш-аракетин оптималдаштыруу боюнча Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн атайын түзүлгөн ведомстволор аралык комиссиясы бир нече ирээт ишин токтолуп турган мамлекеттик ишканаларды жок кылуу жонунде чечим кийинкиге калды деп жарыялаганга аргасыз болууда.

Эгемендүүлүккө ээ болгондоң кийинки мезгил, продукцияларына сурооталап кескин кыскарган шартта совет учурундагы ишканалардын өздөрүнөн-өзү ақырындап жоюлуп бараткандыгы менен мүнөздөлөт. Ири ишканалар мамлекеттик колдоосуз иштей албайт эле. Менчиктештирилген ишканалар деле ишенимди актай алган жок, себеби алардын көбү финанссы жана социалдык кейгөй жүгү менен менчиктештирилп, мурунку сатуу рыноктору жок жашап кетүүгө мүмкүнчүлүгү жок эле. Жашап кетүүнүн жана болбой койбос процесстин каражаты, менчиктештирилген ишканалардын ашыкча активтерин сатып түгөтүү, өндүрүш ишканаларын кампаларга, соода борбороруна, техникалык тейлөө станцияларына, автоунаа токтолуучу жайларга ж.б. айландыруу болгон. Совет учурундагы ишканалардын азы гана өндүрүш иш-аракетин улантып кете алган жана ошондо да алар өндүрүштүк күч-кубаты мүмкүн кылган көлөмдөн жүздөгөн эсе аз өндүрүшкөн [38].

Өнөр жайды реструктуризациялоо процессинин маанилүү түзүүчүлөрүнүн бири чыгашалуу ишканаларды жоюу болуп эсептелинет. Банкрот кылуунун реалдуу механизминин ишке киргизилиши экономиканын индустрىалык секторун реформалоонун көптөгөн маселелерин ишке ашырууга шарттарды камсыз кылат. Эгерде банкрот-ишканалардын койгейү чечилбесе анда финанссы тартибин орнотууга, төлөөлөр каатчылыгын токтолууга, финанссы секторунун жана жалпысынан экономиканын абалын жакшырууга байланыштуу маселелер чечилбейт. Жашоого жөндөмсүз ишканалардын жоюлушу, экономиканы күчтүү кылат. Банкрот кылуу, банкрот-ишканалардын активтерин сатып, жаны менчик ээлери менен эффективтүү колдонууну камсыз кылуу аркылуу жана ишканалар учун шарт түзүп берүү жана капиталды кайра белгүштүрүү жолун түшүндүрөт. Банкрот кылуу ишкананы кайра өзгөртүүнүн бир формасын, менчик ээсин, өндүрүү продукциясын ж.б. алмаштырууну түшүндүрөт. (4.1-сүрөтү). Чыгашалуу ишканаларды жоюу – экономиканы структуралык кайра куруунун маанилүү негиздеринин бири.

Кыргызстандын 1990-ж.ж. өнөр жай саясаты чыгашалуу ишканаларга карата банкрот кылуу кысымын уюштуруу маселесин ишке ашыра алган жок. Натыйжада 1990-ж.ж. ақырына чейин жана кийинки жылдары да өнөр жайда көптөгөн чыгашалуу ишканалар сакталып кала берди. Банкрот кылуу процесси биздин каалообуздан, банкрот кылуунун формалдуу процессин баштоону

каалабагандыктан көз каранды эместигин билүү керек. Эгерде ал ачык формада жүргүзөлбөсө, бары бир жабык формада стихиялуу түрдө жүрөт. Мындей учурда кредиторлордун жыйыны менен дайындалган атайын ликвидатордун көзөмөлү алдында бул процессти жүргүзүү ордуна менчик ээлери же ишканалардын директорлорунун көзөмөлү менен жоюунун мыйзамсыз процесси орун алат. Ал мүлкүт мыйзамсыз сатып түгөтүү формасы, ага еткөн жылдарда көп мисалдар болгон же ишканалардын жетекчилиги алдында карыздарды өз каалоосу боюнча тандап, өзүнчө кредиторлордун карыздарын жабуу формасы түрүндөгү жолдор аркылуу жүргүзүлөт. Иш жүзүнде 1990-ж.ж. банкрот кылуу, жоюуп салуу процесси мыйзам чегинде змес, ишканалардын дирекциясы жана демилгелүү кредиторлор түшүнүшкөндөй интенсивтүү жүрүп түрган[38].




4.1-сүрөтү. Чыгашалуу ишканаларды банкрот кылуу функциялары

PESAC программасында биринчи жолу колдонулган чыгашалуу ишкананы жашоого жөндөмдүү жана жоюулучу белүктөргө болууда схемасы өкмөт менен бир эле банкрот-ишканалар үчүн бир нече жолу колдонулган. Башында чыгашалуу ишкананы банкрот кылуу схемасы кийин өзүнүн карама кашысына айланып, банкрот кылуудан ар дайым качуу жолуна айланган. Кыргыз Республикасынын «банкрот кылуу жонунде» мыйзамына, аны банкрот кылуу куралынан «чарбалык кылган субект катары карызы бар ишкананы реабилитациялоо процедурасын жүргүзүүдө анын жашоого жөндөмдүүлүгүн сактап калууга» бағытталган «ишканаларды кайра калыбына келтирүү мыйзам долбооруна» айландыруу боюнча өзгөртүүлөр киргизилген. Анын 1990-ж.ж. башында ишке ашпай калган өнөр жай саясаты менен жалпы тамыры бар[37]. Башка өлкөлөрдүн тажрыйбасы көрсөткөндөй мындей учурда кредиторлор банкрот кылуу процессин колдонуудан качышат.

Экономикада кудуретсиз ишканалардын көп санда болушу, банкроттын кылуу коркунучунун реалдуу кысымынын жоктугу аны төлөп бербөө каатчылыгын жаратты. Ишканалардын камсыздоочуларга, бюджетке, коммуналдык кызметтерге, автоунаа кызметтерге аны төлөп бербөөсү массалык мунезгө ээ болгон. Аны төлөп бербөөлүк иш жүзүндө жашоого жөндөмдүү ишканаларга ордунан туркуга мүмкүнчүлүк бербей ете оорчундуу натыйжаларга алып барган. 1990-ж.ж. аны төлөп бербөөлүк кейгейү ошол учурда КМШ елкөлөрүнүн өнөр жайында экономикалык шартты аныктаган негизги факторлордун бири болуп калган. Аны төлөп бербөөлүк каатчылыгынын тамырлары, эффективтүү эмес чыгаралуу экономикада, анын рационалдуу эмес структурасында жана экономикада атаандашууга жөндөмсүз ишканалардын сакталышында жатат. Аны төлөп бербөөлүктүн жана бarterдин негизги себеби – финансы тартибин орнотуу боюнча иш-аракеттердин жоктугу жана анын натыйжасында жашоого жөндөмдүү ишканалардын табыгый тандалуу процессинин жай жүрүшү.

Аны төлөп берүүгө жөндөмсүз болуунун себептери ишканалардын дөнгөлли гана эмес, ошондой эле макроэкономикалык, ишканаларга карата сырткы себептерге да байланыштуу. Өкмөт менен жүргүзүлген өнөр жай саясаты көп учурда аны төлөп бербөөлүк кейгейүнүн курчушуна өзү жардам берген. (4.2-сүрөт). Финансы тартибине байланыштуу кейгей өнөр жай жана жалпысынан экономика үчүн мурдагыдай эле актуалдуу болуп келет. Өнөр жай ишканаларынын дебитордук жана кредитордук карыздары жогору бойдан калууда. (4.1-таблицасы).



4.2-сүрөтү. Аны төлөп бербөөлүк каатчылыгын оорлотууда өкмөттүн ролу

Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн биринчи жылдарындағы реформалардың ыраатсыздыгы жана чечкинсиздиги жөнүндө айтууда, ал кайсы тарыхый контексте жүргүзүлгөндүгүн эске алуу керек. Реформаларды

жүргүзүүдөгү чечкинсиздиктүн обективдүү тамыры болгон. Мамлекет революция учурунда күчтүү боло албайт [121]. Мамлекеттин алсыздыгы Кыргыз Республикасынын көз карансыздыгынын дээрилик отуз жылдан берки өкмөттүн жүрүм-турумун аныктаган негизги фактор болгон. Ал жүргүзүлгөн социалдык-экономикалык саясатты түшүнүү үчүн чон маанигэ ээ. Дипломатия саяктуу эле – ал мүмкүнчүлүк чеберчилиги. Демек ушундан улам өнөр жай саясаты да алсыз мамлекеттин шартында башкача болушу мүмкүн эмес эле. Мамлекеттин алсыздыгы ар кандай реформаларды жана өзгөртүүлөрдү жүргүзүүгө туура келген чек аранын мүмкүнчүлүктөрү менен чектөөлөрүн алдын ала аныктаган.

4.1-таблицасы – Өнөр жай ишканаларынын финансыйлык абалы (2000-2018-ж.ж.).

Көрсөткүчтөр	2000-ж.	2005-ж.	2010-ж.	2015-ж.	2016-ж.	2018-ж.
ИДП (номиналдуу) (млн сом)	65357,9	100899,2	220369,3	423635,5	458027,4	557100,0
Өнөр жай продукци-и өндүрүлүшү, млн сом	44800,0	51216,6	126588,1	181026,7	205265,6	250640,1
Дебитордук карыз (млн сом)	10262,1	17475,5	25326,5	55157,1	50719,1	39671,2
ИДПга карата, дебитордук карыз%	15,7	17,3	11,5	13,0	13,0	7,1
ӨПГа* карата дебитордук карыз (%)	22,9	34,1	20,0	30,5	30,5	15,8
Кредитордук карыз (млн сом)	9525,6	20432,3	30165,5	58115,3	54130,4	74590,1
ИДПга карата кредитордук карыз, %	14,6	20,3	13,7	13,7	13,7	13,4
ӨПГа карата кредитордук карыз(%)	21,3	39,9	23,8	32,1	32,1	29,8
ИДПга карата карыз-дым жалпы сум-сүм (%)	30,3	37,6	25,2	26,7	26,7	20,5

*өнөр жай продукциясы

Өкмөтке коомдун колдоосуна ээ болуу үчүн ар кандай социалдык топтордун кызычылыктары ортосунда эбин табууга туура келген. Ал жылдардагы өнөр жай саясаты бийликтин партиялык-чарба элитасы, өнөр жай лоббисти жана эмгек коллективи менен болгон компромисстин жыйынтыгы болгон.

Кыргызстандын өнөр жай саясаты эгемендүүлүктүн биринчи жылдарынан тартип эле социализм доорунда экономикалык саясат жөнүндө түзүлгөн мурунку түшүнүктөрдүн таасири алдында жүргүзүлгөн. Мурунку менталитет ири мамлекеттик ишканаларды куруу, чыгаралуу ишканаларды финансыйлык колдоо, мамлекеттик ишкердик деп аталган өндүрүштүн мурунку колому менен структурасын сактап калууга аракеттенүү эсебинен өнөр жайды реиндустрIALIZациялоо аракетине таасир эткен. Менталитеттөрүнүн рудименттери чыгаралуу ири ишканаларга банкроттын кылуу механизмин активтүү колдонууну каалабагандыка жана ошондой эле майда бизнеске жана жалпысынан ишкердике ишенбегендике таасир эткен[41].

Бешинчи бөлүм: «**Кыргызстандың өнүктүрүү стратегиясында өнөр жай саясатынын ролу**» Мында эгемендүүлүк жылдарында экономиканын жана өнөр жайдын структурасындагы өзгөрүүлөр, ыңгайлуу бизнес чөйрөнүн түзүү маселелери жана стратегиялык өнөр жайды өнүктүрүү принциптери каралат. Кыргызстандын эгемендүүлүк жылдары экономиканын өнүгүүсү менен өнөр жай саясатынын максаты менен маселелери ақырындап өзгөрүп келген. Эгерде

СССРдин кулашынан кийин негизги кейгөйлөр катары ири мамлекеттik ишканаларды акционерлештириүү, майда жана чакан өндүрүштү менчиктештириүү, чыгашалуу ишканаларды жоуп, ири ишканаларды ирилештрүү жана реструктуризацияло болгон болсо, бүгүнкү күнде негизги приоритеттердин арасында биринчи орунду майда жана орто бизнести өнүктүрүү, институционалдык чейрөнү жакшыртуу, ЕАЭБке киругү потенциалын прагматикалык колдонуу маселелери эзлэйт. Мамлекеттин эгемендүүлүгү жылдары республиканын ИДПсынын тармактык структурасы өзгөрдү. Экономиканын секторлору ортосундагы катынаш да маанилүү дөңгөлдөрдө өзгөрдү. Өнөр жай секторунун жана айыл чарбанын үлүшү кыскарып, кызмат көрсөтүү секторунун үлүшү эки эседен көп өстү. Өнөр жай үлүшү совет мезгилиндеги өнөр жайдын стагнациясы жана кызмат көрсөтүү чейрөсү менен курулуш тармактарынын тез өнүгүүсү эсебинен кыскарган. 1990-ж.ж. башында айыл чарбанын жана ири өнөр жайдын үлүшү басымдуу болгон Кыргызстандын экономикасынын структурасы салыштырмалуу кыска тарыхый убакытта жумушчу күчүн жана алтынды экспортко чыгарууга, товарларды (негизинен КЭРден) Борбордук Азия менен КМШ олкөлөрүнө резэкспорт кылууга адистешкен экономикага айланды. Өлкөнүн экономикасы маанилүү дөңгөлдөрү алтынды иштетүүчү ишканалардан, мигранттардын ақчалай каражаттарынын которулушунан, РФнын экономикалык шартынан жана жана КЭРден алынуучу насыялардан көз каранды. Бул шарттар Кыргызстандын экономикасы сырткы тобокелчилектерге дуушар кылыш, башка өлкөлөрдүн экономикасы кантит өнүгүп аткандыгынан жана сырткы рыноктордо конъюнктура кандай экендигинен коз карапдуулугун аныктайт [44].

Кыргыз Республикасынын экономикалык структурасы бүгүнкү күнде начар өнүккөн олкөлөрдүн экономикасын элестетет. Ал кошумча наркынын үлүшү төмөн болгон тармактардын басымдуу үлүшү, жаңы жумуш орундарынын жетишсиз темпите өсүшү, квалифияланган жумушчу күчүнө карата суроо-талаптын төмөн болушу, өнүккөн өлкөлөргө жумуш издең миграция кылган калктын көп болушу жана ИДПнын структурасында мигранттардан келип түшкен каражаттардын басымдуулугу менен мүнөздөлөт. Бюджет ар дайым тартыш болууда, импорт болсо экспорттон дээрилик уч эзе ашык. Экспортко негизинен казып алуучу тармактар менен айыл чарбанын продукциялары чыгарылат. Кыргызстандын экономикасы структурасын фундаменталдык өзгөрүшүнө, ақчалай которулардан көп коз карапанды болбоого, инвестициялык климаттын жакшыртылышына, сапаттуу жана баланстанган өсүшкө муктаж.

Приоритеттүү тармактарды аныктоого аракет жасалган учурда тартип катары экономикада буга чейин эле белгилүү болуп калган багыттар жөнүндө сез болот. Бирок, ар кандай өлкөнүн экономикасында эчак эле бизнес менен тамыры тартылган талашсыз салыштырмалуу артыкчылыктары менен бирге көзгө көрүнбөгөн латенттик артыкчылыктар, көзгө көрүнө элек, кол тийбеген мүмкүнчүлүктөр «көзгө көрүнбөгөн рационалдуулуктар» (А.Хиршман) болот.


Бирок, ошол эле учурда жаны мүмкүнчүлүктөрдү кыялданып эле таба коюуга болбайт. Пайда боло элек тармактарды приоритеттүү қылып болууга болбайт. Бир гана бизнес «кармалап көрүү» жана традициялык эмес чечимдерди издең жолдору аркылуу ушул бүгүнкү күнде көзгө көрүнбөгөн артыкчылыктарды табалат. Бул жерде сез майда жана орто бизнес жөнүндө болууда. Заманбап өндүрүштүн стартап-компаниялары дароо эле ири өндүрүш түрүндө пайда боло калбайт. Өнүккөн өлкөлөрдө жаңы технологиялар көп учурда кийин чоноуюп чоң өндүрүшкө айланган анча чоң эмес компаниялардын чегинде ойлонун табылган.

Майда жана орто бизнестин өнүгүшүнө тоскоолдук кылган көп койгөйлөр бар. Өзгөчө майда жана орто бизнеске биздиндей начар өнүккөн өлкөлөрдө бутуна турруу етө оор. Начар өнүккөн өлкөлөргө суроо-талаптын төмөн болушу, жогорку пайыз ставкалары, күчтүү атаандаштык мүнөздүү. Майда жана орто бизнестин долбоорлорун ишке ашырууга мүмкүнчүлүктөр да тар. Аныктама боюнча майда жана орто бизнес капиталды көп талап кылбаган тармактарда гана иштей алат. Майда жана орто бизнестин субектилери каражаттарын, эгерде эксплюазидүү ноу-хау түрүндөгү артыкчылыктарга ээ болууну эске албаганда инвестициялык босого темен болгон тармактар менен иши-аракеттер чөйрөсүнө жумшайт. Тартип катары ал жөнөкөй квалификациясы менен эмгектин көп санда болушу жана технологиялары начар тармактар менен мүнөздөлөт. Мунун негизинде майда жана орто бизнес атаандаштык жогору болуп, салым кылынган капиталга пайданын нормасы анча чоң болбогон чөйрөдө иштейт. Баалар продукциянын өздүк наркына жакын болуп, көп учурда майда бизнес өз эмгегин эксплуатация кылуу эсебинен этеп жашайт.

Эгерде Кыргызстан өнөр жай саясатына муктаж болсо да ал саясат атаандаштыка зиян келтирип, өзүнчө ишканаларга же тармактарга артыкчылык берүүгө багытталбай негизинен ынгайлуу бизнес-чөйрөнү жана инвестициялык саясатты стимулдаштыруу жолу аркылуу майда жана орто ишканаларды ар тарааптуу колдоого багытталышы керек. Эн негизинен регионалдык рынокторунда атаандашуучу жеке сектордун түзүлүшүн стимулдаштурууга жана либералдуу калыптандруу чараларына көнүл бөлүү керек. Ички экономиканы кайра курмайынча ички жана сырткы инвестициялардын келишине эзеп кылуу кыйын. Өлкөдө иштеген мыйзамдар, салык режими сыртынан бизнестин өнүгүүсүнө жардам бергендей либералдуу болуп көрүнөт, бирок алар ушундай түшүнүкүсүз кылышын түзүлгөндүктөн көп учурда алардын талаптарын аткаруу мүмкүн эмес же аткарууга убакыт да каражат да жок. Бүдөмүк так эмес мыйзамдар инвесторлорго кошумча жүк болууда. Көпчүлүк нормативтик актылардын жетиштүү иштелип чыкпагандыгы зережелердин өз каалашы боюнча колдонулушуна жана коррупцияга мүмкүнчүлүк менен мейкиндикти берүүдө. Иштеп жаткан нормативтик базаны жөнөкөйлөтүү максатында так эмес, кош маанилүү, керексиз жоболорду жок кылуу үчүн ар дайм ревизия жасап турруу керек [36].

Кейгейдүн маңызы көп учурда инвестициялардын жоктугунда эмес, жалпысынан жеке бизнестин инвестицияларды көбейтүүгө кызыгуусун

азайтып, бизнес кылууда салыштырмалуу жогорку чыгашаларга алып барган эффективтивдүү эмес экономикада. Регионалдык рынокторунда атаандашуучу жеке сектордун түзүлүшүн стимулдаштуру маселесин көңүл буруу маанилүү. Система түрүндө бизнес чөйрөнүн жакшыртылып туршуу, өзүнчө ири өнөр жай долбоорлуруна караганда өтө манилүү жана ал өлкөнүн атаандашуу жөндөмдүүлүгүнө таасир этет. Кыргызстан экономикалык өсүү темпин жогорулатып, туруктاشтырууга өтө муктаж. Экономикалык өсүштүн анча жогоруу эмес, туруксуз темптери адамдардын жашоо-жыргалчылыгынын өсүшүнө тосколдук кылган факторлордун бири. Бирок, экономикалык өсүш бул максаттын максаты эмес. Ал коом үчүн маанилүү болгон максаттарга жетишүү каражаттары гана. Экономикалык өсүш учурдагы койгойдү терендөтеп, жаныларынын пайда болушуна алып келбеши керек [148]. Мамлекеттин экономикасын жана өнөр жай саясатын өнүктүрүү стратегиясы белгилүү бир талаптар менен принциптерге негизделип курулушу керек. (5.1-сүрету).



5.1-сүрету. Өнөр жайды өнүктүрүү стратегиясынын принциптери

Экономикалык стратегия менен өнөр жай саясатынын аkyрыкы максатын ар дайым эстен чыгарбоо керек. Канчалык максат так аныкталса, ошончолук ал эффективтивдүү болот. Өнүгүү стратегиясы менен өнөр жай саясатынын аkyрыкы максаты – жарандардын жашоо дөнгөзлини жана сапатын жогорулаттуу, кедейчиликти азайтуу, заманбап мамлекеттин ар кандай экономикалык саясатынын негизги максатынан логикалык келип чыгат. Калктын басымдуу болтугунүн кейдейчиките жашашы – кыргыз экономикасынын көйгөйлүү маселелеринин бири. Бул социалдык маселе гана эмес, ал ошондой эле экономикалык өсүшкө да тасирин тийгизиш мүмкүн. Кедейчиликтин дөнгөзли 30%дан жогору болгон айрым өлкөлөрдүн импортту толуктоо саясатына болгон ишеними, ички суроо-талаптын төмөн болушу менен коштолгон [168]. Майда жана орто биснесстин, фермердик чарбалардын өнүктүрүлүшү ИДПнын көрсөткүчтөрүнө анча таасир этпейт, бирок ал кедейчиликтин дөнгөзли

азайтууга жана реформаларга коомдук колдоо көрсөтүүгө жакши жардам берет[148].

Кедейчилик негизинен айыл жерлеринде, алыста жайгашкан айыл чарба региондорунда, майда шаарларда жана ири шаарлардын четтеринде орун алат. Демек, ушундан улам кедейчилики азайтуу үчүн айыл чарба региондорун, айыл чарбаны жана айылды комплекстүү өнүктүрүүгө бағытталган өнөр жай саясатын иштеп чыгуу керек. Акыркы 25 жана андан көп жылдар аралыгында экономикалык өсүш 7% же андан жогору болгон өлкөлөрдө өнүгүү өнөр жай өндүрүшүн жана кызмат көрсөтүү чойрөсүн өнүктүрүү эсебинен жетишилген [148]. Бирок, өнөр жай өндүрүшү сөзсүз эле шаардын өнөр жай өндүрүшүн түшүндүрбөйт. Кыргызстандын айыл жерлери өнөр жайды өнүктүрүүгө мүмкүнчлүктөрү чон. Өлкөдө өндүрүлгөн айыл чарба продукцияларынын 15-20% гана кайра иштетилип, калганынын көбү сактоо учурнда жоголот.

Стратегияны екмет иштеп чыгып, экономиканын иштешине чөйрөнү камсыз кылат, бирок аягында жеке сектор өз каражатын жумшап, өлкөнүн экономикасын өнүктүрөт. Ошондуктан жеке бизнеске керектүү шартарын түзүп бермейминче борбордон алыс жайгашкан облустардын койгойн чечүү мүмкүн эмес. Азыркы учурда жеке бизнес айыл жерлерин өнүктүрүүгө каражатын жумшагысы келбейт, анткени пайдалуу эмес. Фирмалар сатуу рынокторунун жакындыгына, инфраструктуранын, коомдук кызмат көрсөтүүлөрдүн ж.б. элементтердин болушуна карата жайгашуу чечимин кабыл алышат. Бизнес мисалы, Баткен облусундагы суусу, коммуникациясы, электрэнергиясы жок «Лейлек» ЭЭА сыйктуу жерлерге барбайт. Мамлекеттин регионалдык саясаты, атаандашууга жөндөмдүү жана инвесторлордо кызыктуу кылыш үчүн начар өнүккөн райондордун инфраструктурасына инвестицияларды тартууга бағытталышы керек. Айыл жерлеринде шаарга караганда жашоо бизнес кылуу арзан жана пайдалуу болгондой кылып айыл жерлерин өнүктүрүү өтө маанилүү[47].

Айыл жерлерин өнүктүрүүгө жалпы мамлекеттин, регионодордун жана озүнчө айылдын дөнгөзлини татаал чаралардын комплекси талаап кылышат. Айылды, өзгөчө түштүктө кошуна өлкөлөр менен чектеш жайгашкан айылдарды атаандашууга жөндөмдүү кылып, ал жака жеке инвесторлорду кызыктырып тартуу үчүн мамлекеттик инвестицияларды алардын социалдык жана өндүрүштүү инфраструктурасына жумшоо керек. Ушуну менен бирге айыл аймактарынын бюджетин ойлонуштуруп түзүү, жергилиттүү өзүн-өзү башкаруу органдарынын укуктарын көнөйтүү, аймактарды өнүктүрүү маселесин чечүүгө жарандарды катыштуу, чечимди кабыл алуу механизмин децентрализациялоо боюнча борбор жана аймактар ортосунда салыктарды бөлүштүрүүнүн оптималдуу механизмин иштеп чыгуу да зарыл.

КОРУТУНДУЛАРЫ

Өнөр жай саясаты өзүнүн пайда болгон учурдан баштап, бүгүнкү күнгө чейин өкмөттүн көз карашында маанилүү болгон тармактардын атаандашууга жөндөмдүүлүгүн жогорлатууну жана өлкөнүн социалдык-экономикалык өнүгүүсүн тездетүүнү максат кылып келет. Ушундан улам өнөр жай саясатынын маселелерине өнүккөн жана өнүгүп жаткан өлкөлөрдүн ар дайым кызыгып келүүсү бекеринен змес. Өнөр жай саясатынын мазмуну, негизги максаттары жана обектиси тарыхый процесстин жүрүшүне карата өзгөрүп турат. Жалпыбызга маалым болгондой еткөн ақыркы жылдары өлкөнүн өнүгүү факторлору трансформацияланы. Бүгүнкү күнде кууш түшүнүктө экономикалык өсүштүн негизги булагы катары өнөр жай же салттуу тармактар гана эсептелинбейт ага ошондой эле экономикалык өсүштүн драйвери болола турган экономиканын ар кандай тармактары менен чөйрөлору да кирет. Өнөр жай саясаты азыркы учурда мурнку этаптардагы тике мүнөзүнөн айырмаланып, көбүнчө горизонталдуу мүнөзгө ээ. Биз өнөр жай саясатын, коомдун жашоо жыргалчылыгын жана улуттук экономиканын атаандашууга жөндөмдүүлүгүн жогорлатуу максатында экономиканын структурасына же ишкердик чөйрөсүнө таасир этүүчү секторлорго, технологияларга же маселелерге карата багытталган мамлекеттик саясат чараларынын комплекси катары аныктайбыз.

Өнөр жай саясатынын эффективтүүлүгү ар кайсы өлкөдө ар кандай болуп айырмаланып турат. Ийгиликтүү өнөр жай саясаты, атаандаштыка колдоо көрсөтүүнүн туура теориясынан баштап, кадрларды даярдоого кеткен чыгымдар жана коомдун этникалык бир түрдүүлүгүнө чейин көп факторлору каатыйт. Ушундай болсо да биздин көз карашыбыз боюнча ийгиликтүү өнөр жай саясатынын жана жалпысынан экономикалык саясаттын негизги фактору – бул өлкөнүн жогорку жетекчилигинин түркүтүү саясий эрки, эффективтүү мамлекеттик менеджмент жана коррупциянын төмөн болушу, башкараруучу элитанын кызыкчылыктары менен коомдун өнүгүү кызыкчылыктары жана максаттарынын дал келиши.

Командалык экономиканын өнөр жай саясаты формалдуу түрдө эгемендүү болгон республикалардын жана алардын түпклүктүү калкынын укуктарын бузууга алпарган. Советтер Союзунун кулашынын негизги себеби экономикалык көйгөйлөр змес, союздук республикалардын улуттук кызыкчылыктарынын бузулушу болгон. Кыргызстандын өнөр жайы ар кандай жолдор жана ар түрдүү көп учурда экономикалык змес факторлордун таасири алдында түзүлгөн жана ал, СССР кулагандан кийин анын тагдырына шек келтирген. Кыргызстандын өнөр жайынын, езгөчө машина куруучу өнөр жайынын өнүгүү деңгээли, кенбайлыктардын жана углеводороддун ири запасына ээ болбогон агрардык өлкө учүн жасалмалуу жогору болгон. Өнөр жайдын жасалмалуу жогору деңгээлине, региондо земгек ресурстарынын ашыкча болушуна карабастан, ишканалар башка жактан алынып келинүүчү жумушчу күчү менен камсыз кылышандыгы мисал болууда.

Башка республикалардан алынып келинүүчү жумушчу күчүнүн эсебинен өнөр жай жана башка өндүрүштүн иштеши, ақыры аягында республиканын түпкү калкынын социалдык-экономикалык өнүгүү абалындагы айырмачылыктарды жаратып, тенсиздике алып келген. Анын натыйжасында республикалардын өнүгүү деңгээлинин өсүшү, түпкү калктын жашошшартынын, социалдык-классстык мүнөздөмөлөрүнүн озгөрүшү менен коштолгон змес. Коомдук-экономикалык жана улуттук өнүгүүсүнүн ар башка багытталышы, мурдагы СССРдин көпчүлүк республикаларында калктын этносоциалдык обочолунушуна алып келген.

Экономикалык мамилелердин жана системасына оттүү учурunda сырткы соодага монополиянын жоюулушу, баалардын либералдаштуулусу көпчүлүк ишканалардын атаандашууга жөндөмдүүлүгүн ачып көрсөттү. Кыргыз өкмөтү, социалистик өнүгүүнүн эски жолуна таянып, трансформациялык төмөндөөгө тосколдук кылууга аракеттенген. Бирок, ушундай болсо да өкмөт чыгашалуу ири ишканаларды сактап калууга аракеттенип, ырааты менен «эстен таоу» жана катуу монетардык саясаттарын жүргүзэ албай, жаңыдан эле киргизилген валютанын иштебей калышы жана гиперинфляция босогосунда сагалап калган.

Өнөр жай реформасынын концепциясы кийинкідей болгон: бир тарабынан - 1) мамлекеттин жардамы аркылуу өтө чон ишканаларды өзүнчө долбоорго бөлүп, реструктуризациялоо эсебинен өнөр жайды ири масштабда структуралык кайра куруу. Экинчи тарабынан - 2) тиешелүү институционалдык чөйрөнү түзүү эсебинен программага кирбекен ишканаларды өз алдынча реструктуризацияланууга мажбур кылуу.

PESAC программасы тарабынан колдоого ээ болгон реформалар, ишканаларды план аркылуу калыптандыруу жүрүм-турумунан рынок аркылуу калыптандыруу жүрүм-турумга кайра багыттого негизделген.

Кыргыз Республикасы PESAC менен башталган реформаларды кармал калып, совет мезгилиндеги өнөр жайды реструктуризациялоо боюнча кийини кадамдарга бараган жок. Биздин өлкөдө ошол учурда ырааты менен катуу монетардык, анын ичинде бюджеттик чектөөлөр саясаты жүргүзүлгөн змес. Өкмөт банкрот кылуу коркунучу кысымын да уюштура алган жок. Бул, карызды өз мөөнөтүндө төлөп бербөөлүк каяатчылыгынын негизги себеби болгон. Совет мезгилиндеги ишканалардын реструктуризациясы бүгүнкү күнгө чейин аягына чыгалек.

Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн биринчи жылдары реформалар чечкинсиз жана ыраатсыз жүргүзүлгөн деп сез кылууда, ал реформалар кайсы тарыхый контексте жүргүзүлгөндүгүн эске алуу керек. Негизинен ар кандай реформаларды жана өзгөртүүлөрдү жүргүзүүгө туура келген чек аранын мүмкүнчүлүктөрү менен чектөөлөрүн мамлекеттин алсыздыгы алдын ала аныктаган. Өкмөтке коомдун колдоосуна ээ болуу учүн ар кандай сөциалдык топтордун кызыкчылыктары ортосунда эбин табууга туура келген. Ал жылдардагы өнөр жай саясаты бийликтин партиялык-чарба элитасы, өнөр жай лоббисти жана земгек көллективи менен болгон компромисстин жыйынтыгы болгон.

Кыргызстандын өнөр жай саясаты, әгемендүүлүктүн биринчи жылдарынан тартып эле социализм доорунда экономикалык саясат жөнүндө түзүлгөн мурунку түшүнүктөрдүн таасири алдында жүргүзүлген. Мурунку менталитет, ири мамлекеттік ишканаларды куруу, чыгашалуу ишканаларды финанссылык колдоо, мамлекеттік ишкердик деп аталған өндүрүштүн мурунку көлөмү менен структурасын сактап калууга аракеттөнүү зеебинен өнөр жайды реиндустрIALIZАЦИЯЛОУ АРАКЕТИНЕ ТААСИР ЭТКЕН. Менталитеттинrudименттери чыгашалуу ири ишканаларга карата банкрот кылуу механизммин активтүү колдонууну каалабагандыка жана ошондой эле майда бизнеске жана жалпысынан ишкердике ишенбөгендике негизделген.

Кыргызстандын өнөр жай саясаты атаандаштыка зыян келтирип, өзүнчө ишканаларга же тармактарга артыкчылык берүүгө багытталбай, ынгайллуу бизнес-чейрөнү жана инвестициялык саясатты стимулдаштыруу жолу аркылуу майда жана орто ишканаларга ар тараалтуу колдоого көрсөтүүгө багытталышы керек. Кыргызстан экономикалык өсүү темпин жогорулатып, түрүктештиригууга отө муктаж. Бирок, экономикалык өсүш - максаттын максаты эмес. Мамлекеттин улуттук экономикалык өнүгүү стратегиясы, экономикалык жана өнөр жай саясаты курула турган белгилүү бир талаптар менен принциптер бар. Өнөр жайды өнүктүрүүдө анын экологиялык натыйжаларын да эске алуу керек. Өлкөнүн түрүктүү өнүгүүсүн камсыз кылуу үчүн инклузивдүү б.а. баардыгын кучагына алуучу экономикалык өсүштүү камсыз кылуу отө маанилүү. Инклузивдүү өсүш коомдун баардык катмарын, өлкөнүн баардык региондорун, озгөчө калктын кедейчилкте жашаган белгүн камтыйт. Калктын басымдуу белгүнүн кедейчилкте жашашы бул социалдык койтой гана эмес, ал ошондой эле экономикалык өсүшкө тосколдуу кылып, аны басандатышы мүмкүн. Кедейчилки женилдетүү үчүн айыл чарбаны жана айыл чарба региондорун комплекстүү өнүктүрүүгө багытталган өнөр жай саясаты болушу керек. Кыргызстандын айыл жерлеринде өнөр жайды өнүктүрүүгө мүкүнчүлүктөр кенен. Бирок, эгерде жеке бизнеске тиешелүү шарттар түзүлүп берилбесе, борбордон алыс жайгашкан облустарды өнүктүрүү көйгөйүн чечүү мүмкүн эмес.

ЕАЭБке кирип, биз иш жүзүндө өлкөбүздүн өнүгүү жолун алдын ала аныктадык. Андыктан азыр өнүккөн донор-өлкөрдүн экономикасына «жармашып» алып өзүбүз үчүн экономикалык уя табышыбыз зарыл. Ошол эле учурда экономикабыздын абалын эске алып, гигант өлкөлөрдүн бирикмесине кириүүдө экономикалык әгемендүүлүгүбүз отө эле жука жана ал оной сыйып катышы мүмкүн экендигин да унупашыбыз керек.

Әгемендүүлүкө ээ болгондан кийин улуттук көйгөйлөр өзүнүн актуалдуулугун жоготкон жок. Кыргыз улутун, республиканын чегинде элдердин этникалар аралык өз ара мамилелерин социалдык-экономикалык өнүктүрүү көйгөйлөрү сакталып кала берүүдө.

ПРАКТИКАЛЫК СУНУШТАР.

Биринчиден, ишканалардын узак мөөнөткө түрүктүү иштешине шарттарды түзүп берген өнөр жай саясаты керек. Эн мыкты стратегия, эгерде ақыркы жылдардын тажрыйбасына таянсак - бул приоритеттүү тармактарды «бөлбө» стратегиясы. Башкача айтканда экономиканы баардык тамактарында майда, орто жана ири бизнеске, аны менен бирге ички жана сырткы инвесторлорго бирдей шарттарды түзүп берүү керек дегенге барабар. Преференциялар сектордук мүнезгө же кандайдыр бир башка белгиге ээ болушу мүмкүн, бирок министрилүктин каалашы боюнча өзүнчө ишканаларга берилбеши керек.

Экинчиден, бул жерде биз Советтер союзу учурундагы өнөр жайды кайра калыбына келтирүү жөнүндө сөз кылган жокпуз. Акцент, майда жана орто ишканаларга, ишкердик демилгеге жасалышы керек. Кошумча нарктын көбүрөөк үлүшү жана жаны тармактардын пайдасына структуралык жылдыруу максатында сырткы рыноктордо ишканалардын атаандашууга жөндөмдүүлүгүн жогорулатуу боюнча чаралардын комплексин иштеп чыгып, ушундай ишканалар үчүн адистерди даярдап, жаны стартаптарга колдоо көрсөтүү керек. Мындан тышкary ошондой эле дагы тармака кириүүгө бөгөттерү аз жана атаандаштык катту болгон тармактардан инновациялык рентаны берген жаны технологиялуу тармактарды көздөй өтүүгө шарттар менен стимулдарды түзүп берүү маанилүү.

Үчүнчүдөн, өлкөнүн экономикасында ынгайлүү ишкердик чейрөнү түзүп берүү боюнча түп тамырынан өзөртүүлөрдү жүргүзүү керек. Система түрүндө бизнес чейрөнүн жакшыртылып турушу, өзүнчө ири өнөр жай долбоороруна караганда отө манилүү жана ал өлкөнүн атаандашуу жөндөмдүүлүгүнө таасир эттө. Эн негизинен регионалдык рыноктордо атаандашуучу жеke сектордун түзүлүшүн стимулдаштуруу жана либералдуу калыптандруу чараларына көнүл болуү керек. Бұдомүк жана так эмес мыйзамдар инвесторлорго кошумча жүк болууда. Көпчүлүк нормативтик актылардын жетиштүү иштелип чыклагандыгы эрежелердин өз каалашы боюнча колдонулушуна жана коррупцияга мүмкүнчүлүктөрдү берүүдө. Иштеп жаткан нормативтик базаны жөнөкөйлөтүү үчүн кош маанилүү жана так эмес керексиз жоболорго ревизия жасап, өз убагында жок кылуу керек.

Төртүнчүдөн, оқметтүн өкүлдөрү менен ишкерлер жана рыноктун аналитиктери ортосунда ар дайын аналитикалык кызматташуу процесси катары өнөр жай саясатынын кийинки кадамдарын издең, аныктоо келечектүү деп эсептейбиз. Өнөр жай саясаты чараларынын натыйжалары система түрүндө иликтенип турушу зарыл. Ошондой эле ар кандай тармактык министрилүктердин, жеke сектордун ассоциацияларынын жана ар кандай макро, мезо жана микро дөнгөлдөгү саясаттын башка уюмдарынын иш-аракеттери координацияланып турушу да маанилүү.

Бешинчиден, улуттук өнүгүүнүн, билим берүү системасынын, илимий-изилдөө иштерин уюштуруунун максаттарын макудаштып туруу зарыл. Билим

берүү дөнгөэлин жогорулатуу менен бирге макулдашылган өнөр жай саясатынын болушу да шарт. Өтө келечектүү секторлордун өнүгүшүү менен ага керектүү билимге ээ болушкан адамдарга суроо-талалтын өсүшүнө байланыштуу билим берүү менен илимге акчалай салымдарды жасап турду зарыл.

Алтынчыдан, айылды өзгөчө түштүктө кошуна өлкөлөр менен чектеш жайгашкан айылдарды атаандашууга жөндөмдүү кылып, ал жака жеке инвесторлду кызыктырып тартуу үчүн мамлекеттик инвестицияларды алардын социалдык жана өндүрүштүк инфраструктурсына жумшоо керек. Ушуну менен бирге айыл аймактарынын бюджетин ойлонуштуруп түзүү, жергилитүү өзүн-өзү башкарду органдарынын укуктарын кенейтүү, аймактарды өнүктүрүү маселесин чечүүгө жарандарды катыштруу, чечимди кабыл алуу механизмин децентрализациялоо боюнча борбор жана аймактар ортоосунда салыктарды болуштрүүнүн оптималдуу механизмин иштеп чыгуу да зарыл.

Жетинчиден, мамлекеттик башкарууну жакшыртууга, көз карандысыз сот системасын түзүүгө, институционалдык чөйрөнү өркүндөтүп, мамлекеттик органдарда коррупцияга мүмкүнчлүктөрдү чектөөгө көнүл буруш керек.

Сегизинчиден, социалдык-экономикалык өнүгүү стратегияларын кабыл алып, аларды ишке ашырууда кийин жетекчи болуучулар аткарууга милдеттендүрүүчү документтердин параметрлерин козөмөлдөөнүн керектүү механизмин иштеп чыгып бекитүү керек. Республиканы өнүктүрүүнүн узак мөөнөттүк максаттарын ишке ашыруу үчүн кийинки жеткчи узак мөөнөттүк программаны аткаруудан баш тартпашина кепилдик, башкacha айтканда саясий элитанын консенсусу болушу шарт.

Тогузунчудан, мамлекеттер аралык бирикмелерге кириүүде анын кызыкчылыктары алдында республиканын улуттук кызыкчылыктарынын приоритеттүү принципи талашсыз түрдө сакталгандай форманы аныктап бекитүү керек.

ДИССЕРТАЦИЯНЫН ТЕМАСЫ БОЮНЧА БАСЫЛЫП ЖАРЫКА ЧЫККАН ЭМГЕКТЕР

1. Джаманкулов Б.С. Промышленная политика: сектор предприятий [Текст] / Б.С. Джаманкулов // Управление государственным сектором в целях развития в переходный и постпереходный период в Кыргызстане: материалы конференции. – Бишкек, 1997. - С. 250-255.
2. Джаманкулов Б.С. Промышленная политика Кыргызской Республики 90-х годов [Текст] / Б.С. Джаманкулов // Экономика. – 2013. - № 2(16). - С.45-51. <https://elibrary.ru/item.asp?id=27148613>
3. Джаманкулов Б.С. Плюрализм экономической системы [Текст] / Б.С. Джаманкулов // Экономика. – 2013. - № 4(18). - С.36-42. <https://elibrary.ru/item.asp?id=27148593>
4. Джаманкулов Б.С. Угрозы национальному развитию [Текст] / Б.С. Джаманкулов // Экономика. – 2014. - № 1(19). - С.8-12. <https://elibrary.ru/item.asp?id=27148571>
5. Джаманкулов Б.С. Вызовы формирования денежного обращения, денежно-кредитной и бюджетной политики [Текст] / Б.С. Джаманкулов // Экономика. – 2014. - № 2(20). - С.4-8. <https://elibrary.ru/item.asp?id=27150070>
6. Джаманкулов Б.С. Экономический прогресс и национальное развитие [Текст] / Б.С. Джаманкулов. – Бишкек: Триада, 2014. – 156 с.
7. Джаманкулов Б.С. Стратегия развития Кыргызской Республики и приоритетные отрасли [Текст] / Б.С. Джаманкулов // Экономика. - 2015. - № 1(23). - С.16-20. <https://elibrary.ru/item.asp?id=27148514>
8. Джаманкулов Б.С. Экономические риски, угрозы и вызовы [Текст] / Б.С. Джаманкулов // Экономика. – 2015. - № 2(24). - С. 4-8. <https://elibrary.ru/item.asp?id=27211047>
9. Джаманкулов Б.С. Транснациональные корпорации в Кыргызстане: реалии и перспективы [Текст] / Б.С. Джаманкулов, И.С. Шатманов, А.А. Орозонова, А.М. Исмаилахунова. – Бишкек: Техник, 2015. – 134 с.
10. Джаманкулов Б.С. Новые подходы в теории экономики развития [Текст] / Б.С. Джаманкулов // Экономика. – 2016. - № 1 (26). - С.4-7. <https://elibrary.ru/item.asp?id=26342461>
11. Джаманкулов Б.С. Промышленная политика суверенного Кыргызстана [Текст] / Б.С. Джаманкулов. – Бишкек: Триада, 2017. – 233 с.
12. Джаманкулов Б.С. Промышленная политика и условия инновационного развития [Текст] / Б.С. Джаманкулов // М.: Экономика и предпринимательство. - 2018. - № 7. - С. 74-81. <https://elibrary.ru/item.asp?id=36876320>
13. Джаманкулов Б.С. Первоочередные задачи экономической политики [Текст] / Б.С. Джаманкулов // Экономика. - 2018. - № 1-2 (31). – С. 14-19.
14. Джаманкулов Б.С. Рудименты прежних подходов в экономической политике Кыргызстана [Текст] / Б.С. Джаманкулов // М.: Экономические

отношения. — 2018. — Том 8, № 4. — С. 675-689.
<https://elibrary.ru/item.asp?id=36489679>

15. Джаманкулов Б.С. Первоочередные задачи экономической политики Кыргызстана [Текст] / Б.С. Джаманкулов // М.: Российское предпринимательство. — 2019. — Том 20. — № 1. — С. 457-471.
<https://elibrary.ru/item.asp?id=37257328>

16. Джаманкулов Б.С. Развал СССР: последствия для промышленности Кыргызстана [Текст] / Б.С. Джаманкулов // М.: Экономика и предпринимательство. — 2019. — № 1 (102). — С. 194-198.
<https://elibrary.ru/item.asp?id=37027697>

17. Джаманкулов Б.С. Кыргызстан: трансформационный спад начала 1990-х годов [Текст] / Б.С. Джаманкулов // М.: Экономика и предпринимательство. — 2019. — № 1 (102). — С. 486-490.
<https://elibrary.ru/item.asp?id=37027757>

18. Джаманкулов Б.С. Опыт реструктуризации крупных предприятий промышленности Кыргызской Республики [Текст] / Б.С. Джаманкулов // М.: Экономика и предпринимательство. — 2019. — № 4.(105). — С. 510-514.
<https://elibrary.ru/item.asp?id=37525044>

19. Джаманкулов Б.С. Структурные изменения в экономике Кыргызстана [Текст] / Б.С. Джаманкулов // М.: Экономические отношения. — 2019. — Том 9, № 2. — С. 819-832. <https://elibrary.ru/item.asp?id=39191629>

Джаманкулов Болот Сапаровичтин «08.00.01-Экономикалык теория» адистиги боюнча экономика илимдеринин доктору окумуштуулук даражасын изденин алзу үчүн жазылган «Кыргыз Республикасынын өнөр жай саясаты: тарыхый жана экономикалык талдоо» деген темадагы диссертациясынын

РЕЗЮМЕСИ

Негизги сөздөр: өнөр жай саясаты, жасалма миграциясы, экономикалык жана улуттук өнүгүүнүн дивергенциясы, трансформациялык төмөндөө, PESAC программысы, стратегиялык өнүгүүнүн негиздери.

Изилдеөнүн объектиси өнөр жай саясатынын теориясы болуп саналат.

Изилдеөнүн предмети болуп Кыргызстандагы советтик жана трансформациялык учурдагы өнөр жай саясатынын карама-каршылыктары саналат.

Изилдеөнүн максаты болуп Кыргызстандын өнөр жай саясатынын тарыхый жана экономикалык талдоосу болуп саналат.

Изилдеөн ыкмалары. Изилдеөнүн теоретикалык жана методологиялык негиздери болуп өнөр жай саясаты боюнча ата мекендик жана чет өлкөлүк экономисттердин, өнүгүү экономикасы боюнча классикалык чыгармалары болгон. Изилдеөн методологиясы тарыхый өнүтүү жана эволюционизм принциптерине негизделген. Теориялык сунуштардын жана алынган корутундулардын аргументациясы төмөндөгүдей методологиялык ыкмалардын негиздеринде автор тарабынан ишке ашырылган: системалык ыкма жана социалдык базар экономикасынын теориясынын теориялык-методологиялык ыкма. Изилдеөнүн жүрүшүнде белгилүү экономикалык кубулуштарды изилдеөн ыкмалары колдонулган: илимий абстракция ыкмасы, индукция жана дедукция, статистикалык жана экономикалык ыкма, графикалык сүрөттөмө ыкмасы.

Алынган жыйынтыктар. Улуттук экономиканын жана өнөр жайларынын атаандашууга жөнделдүүлүгүнүн критерийлерине жараша өнөр жай саясатынын негиздери системага салынган; тоталитаризмдин шартында улут аралык мамилелер начарлоосуна жана СССРдин кулаганына өнөр жай саясатынын басымдуу таасири аныкталган; системалык ыкманын негизинде Кыргызстандын экономикалык жана улуттук өнүгүүсүнүн дивергенциясына өнөр жай саясатынын кесептеттери иликтелген; трансформациялык төмөндөө учурунда өнөр жай саясатынын талдоосу жүргүзүлген; PESAC программынын алкагында советтик учурундагы ири ишканалардын реструктуризациялоо Агенттигинин ишинин тажрыйбасы жана натыйжалары изилденген; ири өнөр жай ишканалары секторундагы реформасынын жыйынтыктары критикалык сынга алынган; социалисттик менталитеттин калдыктары бир катар натыйжасы аз долбоорлорго, мамлекеттik каражаттарды натыйжасыз пайдаланууга алып келгени көрсөтүлген; Кыргызстандын өнөр жай саясатынын стратегиялык өнүктүрүү боюнча негиздери системалаштырылган.

Пайдалануу даражасы. Изилдеөнүн теориялык тыянактары жана практикалык натыйжалары "Экономика илиминин тарыхы жана методологиясы", "Ишкердик", "Кризиске каршы менеджмент", "Улуттук экономика" окуу курстарында колдонууга болот. Иштелип чыккан практикалык сунуштар Экономика министрлиги тарабынан Кыргызстандын өнөр жайын өнүктүрүү концепциясын иштеп чыгууда колдонулуп же эске алыныши мүмкүн.

РЕЗЮМЕ

диссертации Джаманкулова Болота Сапаровича на тему: «Промышленная политика Кыргызской Республики: историко-экономический анализ» на соискание ученой степени доктора экономических наук по специальности 08.00.01 – экономическая теория

Ключевые слова: промышленная политика, искусственная миграция, дивергенция экономического и национального развития, трансформационный спад, программа PESAC, принципы стратегического развития.

Объектом исследования является теория промышленной политики.

Предметом исследования являются противоречия промышленной политики в советский и трансформационный периоды в Кыргызстане.

Целью исследования является историко-экономический анализ промышленной политики Кыргызстана.

Методология исследования. Теоретической и методологической основой исследования явились труды классиков экономики развития, отечественных и зарубежных экономистов по вопросам промышленной политики. В ходе научной работы были использованы следующие методы изучения экономических явлений: метод научной абстракции, индуктивный и дедуктивный метод, статистико-экономический, метод графических изображений.

Полученные результаты и научная новизна исследования: На основе критериев конкурентоспособности отраслей и в целом национальной экономики систематизированы принципы эффективной промышленной политики; выявлено определяющее влияние промышленной политики в условиях тоталитаризма на обострение межнациональных отношений и распад СССР; на основе системного подхода исследовано влияние промышленной политики на дивергенцию экономического и национального развития Кыргызстана; сделан анализ промышленной политики в период трансформационного спада; исследованы опыт и результаты работы Агентства по реструктуризации крупных предприятий советского периода в рамках программы PESAC; критически рассмотрены результаты реформы сектора крупных предприятий промышленности; показано влияниеrudиментов социалистического менталитета, приведших к ряду малозэффективных проектов, нерациональному использованию государственных средств; систематизированы принципы стратегического развития промышленной политики Кыргызстана).

Степень использования. Результаты, полученные в ходе исследования, имеют теоретическую значимость, которая заключается в развитии и углублении методологии исследования. Выводы и материалы диссертации могут быть использованы при разработке стратегических программ развития промышленности Кыргызстана.

Область применения. Теоретические положения и практические результаты диссертации могут быть использованы при чтении курса «История и методология экономической науки», «Предпринимательство», «Антикризисный менеджмент», «Национальная экономика». Разработанные практические рекомендации могут быть использованы или учтены Министерством экономики при разработке концепции промышленного развития Кыргызстана.

SUMMARY

Dzhamankulov Bolot Saparovich's dissertation on the theme: "Industrial policy of the Kyrgyz Republic: historical and economic analysis" for the degree of Doctor of Economics in the specialty 08.00.01 - Economic Theory

Keywords: industrial policy, artificial migration, divergence of economic and national development, transformational decline, PESAC program, principles of strategic development.

The object of research is the theory of industrial policy.

The subject of the research is the contradictions of industrial policy in the Soviet and transformation periods in Kyrgyzstan.


The purpose of the study is a historical and economic analysis of the industrial policy of Kyrgyzstan.

Research methodology. The theoretical and methodological basis of the study was the work of classics of development economics, domestic and foreign economists on industrial policy issues. In the course of scientific work, the following methods of studying economic phenomena were used: the method of scientific abstraction, the inductive and deductive method, the statistical-economic method of graphic images.

The results obtained and the scientific novelty of the study: Based on the criteria of competitiveness of industries and the national economy as a whole, the principles of an effective industrial policy are systematized; the decisive influence of industrial policy under totalitarianism on the aggravation of interethnic relations and the collapse of the USSR is revealed; on the basis of a systematic approach, the influence of industrial policy on the divergence of the economic and national development of Kyrgyzstan was investigated; an analysis of industrial policy during the period of transformational recession is made; the experience and results of the Agency's work on the restructuring of large enterprises of the Soviet period under the PESAC program were examined; critically examined the results of the reform of the sector of large industrial enterprises; the influence of the rudiments of the socialist mentality, which led to a number of ineffective projects, the irrational use of public funds, is shown the principles of strategic development of the industrial policy of Kyrgyzstan are systematized.

Degree of use. The results obtained during the study have theoretical significance, which consists in the development and deepening of the research methodology. Conclusions and materials of the thesis can be used in the development of strategic programs for the development of industry in Kyrgyzstan.

Application area. Theoretical provisions and practical results of the thesis can be used when reading the course "History and Methodology of Economic Science", "Entrepreneurship", "Crisis Management", "National Economy". The developed practical recommendations can be used or taken into account by the Ministry of Economy when developing the concept of industrial development of Kyrgyzstan.



mm 7